



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫНЫН

**ЧЕНЕМДИК
АКТЫЛАРЫ**

№9/2013

**НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ**

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары

Редакциялык коллегия:

Терайым: Садыркулова А.М.
Коллегия мүчөлөрү: Темиров К.А.
Дүйшеналиева С.Д.
Садыкова Н.О.
Жооптуу катчы: Абдиева К.Т.

Басылманын мазмунуна тиешелөө маселелер боюнча маалымат алуу үчүн:

Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101,
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын, Юридикалык бөлүмүнө:
телефон: (996 312) 669034 телефону
факс: (996 312) 610730 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот
<http://www.nbkr.kg>

Басылманы таркатуу маселеси боюнча:

Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101,
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын, Тышкы жана коомдук байланыштар бөлүмү:
телефон: (996 312) 669 009
факс: (996 312) 61 04 56
<http://www.nbkr.kg>

Республиканын коммерциялык банктарын жана коомчулукту Улуттук банктын ченемдик документтери жана банктын иши жөнүндөгү расмий маалыматтар менен камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарын кеңири жайылтуу үчүн Улуттук банктын ченемдик актыларын расмий жарыялоо бул басылманын негизги максаты болуп саналат. Басылма айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланып турат.

Уюштуруучусу - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.

Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон өткөн жана 1998-жылдын 5-октябрында 321-номердеги күбөлүктү алган.

ЖИ Маслов А.С. (Граффа типографиясы)

жана басылып чыгарылган.

Бишкек шаары, Огонбаева көчөсү, 222

2013-жылдын 9-декабря басууга кол коюлган.

2013-жылдын 13-декабря басылган.

185 нускада чыгарылат.

© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2013-жыл.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы формада, кайсы каражаттар менен болбосун көчүрүп басууга жана таркатууга жол берилбейт. Кайра басууда жана андан шилтеме келтирүүдө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына таянуу зарыл.

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики

Редакционная коллегия:

Председатель: Садыркулова А.М.
Члены коллегии: Темиров К.А.
Дуйшеналиева С.Д.
Садыкова Н.О.
Ответственный секретарь: Абдиева К.Т.

По вопросам, связанным с содержанием публикаций, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101, Национальный банк Кыргызской Республики,
Юридический отдел:
телефон: (996 312) 669 034
факс: (996 312) 610 730
<http://www.nbkr.kg>

По вопросам, связанным с распространением публикаций Национального банка Кыргызской Республики, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101, Национальный банк Кыргызской Республики,
Отдел внешних и общественных связей:
телефон: (996 312) 669 009
факс: (996 312) 61 04 56
<http://www.nbkr.kg>

Целью издания журнала является официальная публикация нормативных актов Национального банка для обеспечения коммерческих банков и общественности нормативными документами Национального банка и официальной информацией о деятельности Национального банка, а также проведение пропаганды банковского законодательства Кыргызской Республики. Предположительная периодичность издания журнала - один раз в месяц на кыргызском и русском языках.

Учредитель: Национальный банк Кыргызской Республики.

Издание зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики, свидетельство о регистрации СМИ № 321 от 5.10.1998 года.

Подготовлено к печати и отпечатано в типографии «Graffa» ЧП Маслов А.С.

г. Бишкек, ул. Огонбаева, 222

Подписано в печать 9 декабря 2013 г.

Отпечатано 13 декабря 2013 г.

Тираж 185 экз.

© Национальный банк Кыргызской Республики, 2013 год.

Настоящее издание не подлежит воспроизведению и распространению в любой форме и любыми средствами без разрешения Национального банка Кыргызской Республики. При перепечатке и переводе выдержек ссылка на издание «Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики» обязательна.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

Басылма Улуттук банктын өткөн жылдагы иши боюнча толук отчету болуп саналат. Ал Республиканын экономикалык өнүгүшү, Улуттук банктын акчакредит саясаты, финансылык отчету жөнүндө кыскача маалыматтарды, Улуттук банктын ишине тиешелүү жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени

Маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын экономикасына негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү жана анын секторлору боюнча статистикалык маалыматтарды камтыйт. Ай сайын кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми

Басылмада тышкы сектордун өнүгүшүндөгү акыркы тенденциялар чагылдырылат. Тиркемелеринде төлөм теңдеминин нейтралдуу формасы, тышкы соода түзүмү, эларалык камдар (резервдер) тышкы карыз боюнча маалыматтарды камтыган таблицалар келтирилген. Чейрек сайын - январь, май, июль, октябрь айларында кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама

Басылмада республикада жана анын региондорунда керектөө бааларынын динамикасы, инфляциянын негизги факторлорун анализдөөлөр, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акчакредит саясат жагында кабыл алган чечимдери жөнүндөгү маалыматтар камтылып, кийинки мезгилге инфляциялык болжолдоолор келтирилет. Чейрек сайын кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет

Басылма Кыргыз Республикасынын финансы системасынын учурдагы абалын экономиканын башка секторлору менен өз ара байланышта кароого алынышы боюнча аналитикалык маалыматты камтыйт. Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө коомчулукка маалымдайт. Алты айда бир жолу кыргыз, орус жана англис тилинде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-релизи

Улуттук банкта жана бүтүндөй банк тутумунда бир апта ичинде болуп өткөн жаңылыктарды, Улуттук банктын ыкчам маалыматтарын, финансы рыногу боюнча аналитикалык материалдарды жана жалпыга маалымдоо каражаттары, юридикалык жактар жана жеке адамдар үчүн маалыматтарды камтыйт. Апта сайын кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланат.

Издания Национального банка Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики

Издание является полным отчетом Национального банка за прошедший год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность Национального банка, общие сведения о НБКР, статические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики

Информационное издание содержит статические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской Республики.

Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Платежный баланс Кыргызской Республики

«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает последние тенденции в развитии внешнего сектора. В приложениях приводятся таблицы с данными по нейтральной форме платежного баланса, структуре внешней торговли, международным резервам, внешнему долгу. Выпускается ежеквартально - в январе, мае, июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.

Обзор инфляции в Кыргызской Республике

Издание содержит описание динамики потребительских цен в республике и ее регионах, анализ основных факторов инфляции, информацию о решениях Национального банка Кыргызской Республики в области денежно-кредитной политики и представляет прогноз инфляции на предстоящий период. Публикуется ежеквартально на кыргызском, русском и английском языках.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики

Издание содержит аналитическую информацию о текущем положении финансовой системы Кыргызской Республики во взаимосвязи с другими секторами экономики. Информирование общественности о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики. Выпускается 1 раз в 6 месяцев на трех языках: кыргызском, русском и английском

Пресс-релиз Национального банка Кыргызской Республики

«Пресс-релиз НБКР» содержит хронику событий, происходящих в Национальном банке и банковской системе в целом, оперативную информацию НБКР за неделю, аналитические материалы по финансовому рынку и другую информацию к сведению СМИ (средства массовой информации), юридических и физических лиц. Публикуется еженедельно на русском и кыргызском языках.

МАЗМУНУ

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы № 39/4 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтому;10
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы N 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому;.....17
3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы N 37/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан баалуулуктарды сактоо үчүн банктык жеке сейфтердин кардарларга берилиши боюнча Нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоону киргизүү жөнүндө» токтому;.....19
4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы № 39/7 “Улуттук банк Башкармасынын 2012 жылдын 29 августундагы № 36/2 “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү операциялары жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтому;21
5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/8 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы N 51/6 " Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтому;24

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы № 39/9 “Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтому;.....29
7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/10 «Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн «Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомго өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому;.....52

СОДЕРЖАНИЕ

1. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики № 39/4 от 23 октября 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики»;55
2. Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики № 39/5 от 23 октября 2013г. О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики №52/4 от 30 июня 2010 года «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики».....62
3. Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики № 39/6 от 23 октября 2013 г. О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики N 37/2 от 12 сентября 2012 года «Об утверждении Инструкции по предоставлению коммерческими банками Кыргызской Республики клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей».....64
4. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики № 39/7 от 23 октября 2013 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики № 36/2 от 29 августа 2012 года «Об утверждении Положения «Об отдельных сделках/операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с недвижимостью»»;.....66
5. Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики № 39/8 от 23 октября 2013г.О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики №51/6 от 28 декабря 2009 года «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики».....69
6. Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики № 39/9 от 23октября 2013г. «Об утверждении Положения «О минимальных тре-

бованиях к типовым договорам микрофинансовых организаций и кредитных союзов, заключаемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования».....	73
7. Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики № 39/10 от 23 октября 2013 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 2 марта 2006 года №5/7 «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков», зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 7 апреля 2006 года № 34-06».....	96

**Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 23-октябрындагы № 3914 токтому**

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду
киргизүү жөнүндө**

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 26-апрелинде кабыл алынган №60 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” мыйзамынын 1, 2 жана 3-беренелерине ылайык келтирүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор бекитилсин:

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №4/2 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежесине;
 - Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 27-июнунда 90-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №16/3 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертүү чаралары жана санкциялар жөнүндө» жобого;
 - Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 4-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 6-июнунда 73-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №14/2 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежесине;
 - Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-декабрындагы №50/7 токтому менен бекитилген «Кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого.
2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:

- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;
- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясын, микрофинансылык уюмдарды, «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын, Кыргызстандын кредиттик союздар жана кооперативдер ассоциациясын, Кыргызстандын кредиттик союздар жана кооперативдер улуттук союзун жана кредиттик союздарды тааныштырсын.

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Асанкожоева З.М.

**Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын
«23»-октябрындагы № 39/4 токтомуна карата тиркеме**

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор**

1. Улуттук Банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №4/2 токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелерине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) Убактылуу эреженин 1.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.2. Жакырчылыкты жоюуга, иш менен камсыз болуу деңгээлин жогорулатууга түрткү берүү, ишкердикти өнүктүрүүгө жана Кыргыз Республикасынын калкын социалдык мобилизациялоого өбөлгө түзүү үчүн калктын микроаржылоодон пайдалануусуна мүмкүнчүлүк түзүү микрофинансылык компаниялардын иш максаты.

Мында, микрофинансылык компания уюштуруу документтеринде аныкталган жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына каршы келбеген башка максаттарда да иш алып барууга укуктуу.»;

2) Убактылуу эреженин 1.6-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.6. Микрофинансылык компаниялар микрокредиттөө жана Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында аманаттарды тартуу боюнча операцияларды, ошондой эле Улуттук банктан кошумча лицензия алган шартта (лицензияда көрсөтүү зарыл) чет өлкө валютасында жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка операцияларды жүзөгө ашырат.»;

3) Убактылуу эреженин 1.7-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.7. Микрофинансылык компаниялар карыз алуучуларга микрокредиттерди берүүнү мыйзам талаптарына ылайык, анын ичинде адамдар тобунун субсидиардык же чогуу жоопкерчилиги алдында, кредиттик келишимдерди тариздетүү аркылуу берет.»;

4) Убактылуу эреженин 1.9-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1.9. Микрофинансылык компания Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык эсептеринин тактыгын текшерүү, ички контролдук системасынын шайкештигине жана натыйжалуулугуна баа берүү,

ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында каралбаган, микрофинансылык компанияларга гана мүнөздүү болгон айрым тобокелдиктерге алардын дуушарлануусуна баа берүү үчүн ички аудитти жүзөгө ашырат. Микрофинансылык компания бул максатта ички аудит кызматын түзүүгө милдеттүү.»;

5) Убактылуу эреженин 2.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«2.1. Микрофинансылык компаниялардын төмөнкүлөргө укугу жок:

1) МФКнын өзү чыгарган баалуу кагаздарды сатып алууга кредиттерди берүүгө, ошондой эле аларды күрөө катары кабыл алууга;

2) кепилдикти берүүгө;

3) микрокредит (лизинг) менен чогуу алганда бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмү ченеминен арткан өлчөмдө гарантияларды берүүгө;

4) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» мыйзамында каралган операциялардан жана бүтүмдөрдөн тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган башка банктык операцияларды жана бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууга;

5) баалуу кагаздар рыногунда кесипкөйлүк ишти жүзөгө ашырууга;

6) аккредитивдерди берүүгө, баалуу металлдар менен операцияларды жүргүзүүгө жана мүлктү ишеним боюнча тескөөгө алууга.»;

6) Убактылуу эреженин 4.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«4.1. Микрофинансылык компаниялардын төмөнкүлөргө укугу жок:

1) МФКнын өзү чыгарган баалуу кагаздарды сатып алууга кредиттерди берүүгө, ошондой эле аларды күрөө катары кабыл алууга;

2) кепилдикти берүүгө;

3) микрокредит (лизинг) менен чогуу алганда бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмү ченеминен арткан өлчөмдө гарантияларды берүүгө;

4) аталган мыйзамда каралган операциялардан жана бүтүмдөрдөн тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган башка банктык операцияларды жана бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууга;

5) баалуу кагаздар рыногунда кесипкөйлүк ишти жүзөгө ашырууга;

6) аккредитивдерди берүүгө, баалуу металлдар менен операцияларды жүргүзүүгө жана мүлктү ишеним боюнча тескөөгө алууга.»;

7) Убактылуу эреже төмөнкү мазмундагы 4.2.-2.-пункт менен толукталсын:

«4.2.-2. Микрофинансылык компаниялар жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кеминде 30 күндүк мөөнөткө мөөнөттүү аманаттарды гана тартууга укуктуу.»;

8) Убактылуу эреженин 5.9-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«5.9. Мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестициялардын өлчөмү.

МФКлардын мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестицияларынын жалпы өлчөмү анын өздүк капиталынын өлчөмүнүн 50% ашпоого тийиш.»;

9) Тиркемедеги «Улуттук банктан лицензия алышкан МФК үчүн экономикалык ченемдерди аткаруу боюнча форма» таблицасындагы «Башка мамлекеттердин Өкмөттөрүнүн жана Борбордук банктарынын баалуу кагаздарына инвестициялардын өлчөмү» сабы алынып салынсын.

2. Улуттук Банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 27-июнунда 90-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №16/3 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертүү чаралары жана санкциялар жөнүндө» жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) Жобонун 1.2.-пунктундагы «(мындан ары текст боюнча «лицензия»)» деген сөздөр «жана МФУнун кызмат адамдарына карата» деген сөздөр менен толукталсын;

2) Жобонун 1.4.-пунктундагы «МФУ» деген сөздөр «жана алардын кызмат адамдарына карата» деген сөздөр менен толукталсын;

3) Жобонун 2.1.-пунктунун биринчи абзацындагы «МКА жана МККларга» деген сөздөр «жана алардын кызмат адамдарына карата» деген сөздөр менен толукталсын;

4) Жобонун 2.4.-пунктундагы «МФУлардын ишине» деген сөздөр «МФУлардын Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» мыйзамында жана башка ченемдик укуктук актыларында каралган керектөөчүлөрдүн укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын бузууга жол бериши» деген сөздөр менен толукталсын»;

5) Жобонун 3.7.-пунктунун экинчи абзацындагы «жана/же финансылык лизинг» деген сөздөр алынып салынсын;

6) Жобонун 4.16-пунктунун акыркы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: «- Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банкроттук, анын ичинде банктарды банкроттукка чыгаруу жөнүндө мыйзамдарына ылайык, банкроттук жол-жобосун колдонуу.»;

7) Жобонун 4.18-пунктунун:

– акыркы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«МФКнын лицензиясынын кайтарылып алынышы анын жоюлушуна алып келет, ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.»;

– акырында төмөнкү мазмундагы абзац кошулсун:

«Мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу укугуна ээ МФКларды жоюу Кыргыз Республикасынын Банктарды жоюу жана банкроттукка чыгаруу жөнүндө мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.».

3. Улуттук Банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 4-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 6-июнунда 73-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №14/2 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежесине төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

Эреже төмөнкү мазмундагы 1.3.-1.–1.3.-2-пункттар менен толукталсын:

«1.3.-1. Улуттук банктан кредиттик союздардын катышуучулары менен чет өлкө валютасында операцияларды жүзөгө ашырууга лицензия алган шартта, депозиттерди тартууга лицензиясы бар кредиттик союздар үчүн лимиттер белгиленет:

- ар бир чет өлкө валютасы боюнча таза валюта позициясына;

- суммардык валюта позицияга.

Валюта позициясынын лимиттерин эсептөө тартиби Улуттук банк тарабынан аныкталат.

1.3.-2. Кредиттик союздар Улуттук банктын тиешелүү лицензиясы болгон шартта жеке адамдар жана юридикалык жактар менен чет өлкө валютасын алмаштырып берүү боюнча операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыра алат. Мында, чет өлкө валютасын алмаштырып берүү операциялары (бүтүмдөрү) терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзамдын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык ишке ашырылууга тийиш.».

4. Улуттук Банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-декабрындагы №50/7 токтому менен бекитилген «Кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

Жобонун 3.2-пунктунун 3.2.1-пунктчасы төмөнкү мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

«- кредиттин валютасы;».

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/5 токтому**

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2010-жылдын 30-июнундагы N 52/4 «Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»
токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 30-июнунда №52/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого тиркелген өзгөртүүлөр жана толуктоолор бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
 - бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыяласын;
 - расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, «Кредиттик союздардын финансы компаниясы» ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемесин тааныштырсын.
4. Токтом расмий жарыялангандан бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Улуттук банктын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Асанкожоева З.М.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасынын 2013-жылдын «23»октябрындагы
№ 39\5 токтомуна тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52\4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52\4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин.

1. Жобонун 4-бөлүгүнүн 41-пунктунун төртүнчү абзацындагы *«пайыздык чендер»* деген сөздөр *«жылдык эсептөөдө»* деген сөздөр менен толукталсын.
2. Жобонун 4-бөлүгүнүн 44-пунктундагы *«банк алардын негизинде карыз алуучунун ишинин кароого сунушталган бизнес-планга, каржаттардын жылышына жана кредитти төлөө графигине ылайык ишке ашырылышына көз салып турат»* деген сөздөр *«жана/же карыз алуучунун алган кредитин максаттуу багытта пайдалангандыгын тастыктаган башка финансылык документтер»* деген сөздөргө алмаштырылсын.
3. Жобонун 4-бөлүгүнүн 48-пунктундагы *«(бланкта жазып көрсөтүлгөн)»* деген сөздөр алынып салынсын.
4. Жобонун 4-бөлүгүнүн 61-пунктундагы *«бланктык болуп саналат»* деген сөздөрдөн мурда *«эмгек акы долбоорунун алкагында төлөм карттары боюнча офедрафттарды кошпогондо,»* деген сөздөр менен толукталсын.
5. Жобонун 5-бөлүгүнүн 69-пунктунун бешинчи абзацы алынып салынсын.

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/6 токтому**

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2012-жылдын 12-сентябрындагы N 37/2 «Кыргыз Республикасынын
коммерциялык банктары тарабынан баалуулуктарды сактоо үчүн
банктык жеке сейфтердин кардарларга берилиши боюнча Нускоону
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоону
киргизүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2012-жылдын 12-сентябрында №37/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан баалуулуктарды сактоо үчүн банктык жеке сейфтердин кардарларга берилиши боюнча Нускоого тиркелген өзгөртүүлөр жана толуктоо бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
 - бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыяласын;
 - расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсин.
4. Токтом расмий жарыялангандан бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Улуттук банктын Терагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жүктөлсүн.

Терага

Асанкожоева З.М.

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасынын 2013-жылдын
«23» октябрындагы
№ 39/16 токтомуна тиркеме**

**Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы
N 37/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары
тарабынан банктык жеке сейфтердин кардарларга баалуулуктарды
сактоо үчүн берилиши боюнча нускоону бекитүү тууралуу"
токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоо**

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы N 37/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан банктык жеке сейфтердин кардарларга баалуулуктарды сактоо үчүн берилиши боюнча нускоого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин.

1. 6-пункту төмөнкү мазмундагы жаңы абзац менен толукталсын:

"Эскертүү. Ушул Нускоо күчүнө киргенге чейин түзүлгөн жана ушул убакытка чейин колдонулуп жаткан сактоо келишими боюнча банк бенефициардык менчик ээсинин (пайдага ээ болуучу) аты-жөнү тууралуу зарыл маалыматтарды, ошондой эле эгерде ал кардар болуп саналбаса, бенефициардык менчик ээсинин (пайдага ээ болуучунун), ким экендигин тастыктаган документин көчүрмөсүн алууга тийиш."

2. 10-пунктунун биринчи абзацынын биринчи сүйлөмүндөгү "банк менен кардар ортосунда сактоо келишими түзүлгөнгө чейин алдын-ала, банк" деген сөздөр "банк" деген сөзгө алмаштырылсын.

3. 22-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"22. Эгерде банктын сейфи 1 механикалык ачкыч менен ачылган кулп менен жабылса жана ал ачкыч кардарга бериле турган болсо, анда банк кардарга сейфти бергенден кийин ар бир жолу ошол кулпту алмаштырып турууга тийиш."

4. 28-пунктунун экинчи абзацындагы "Банк Башкармасынын, банктын ички документтерине ылайык баалуулуктарды сактоосу үчүн сейфтерди кардарларга берүү маселесин чечүүгө ыйгарым укуктуу мүчөсү" деген сөздөр "сейфти ачып, анда сакталган буюмдарды тинтип текшерип же алууну ишке ашырган, ошондой эле мындай буюмдарга арест койгон банктын бөлүмүнүн/филиалынын жетекчиси".

5. 33-пунктундагы "Банк Башкармасы" деген сөздөр "Банк Башкармасы же баалуулуктарды сактоо үчүн кардарга сейфтерди берүүгө тиешелүү маселени чечкен ыйгарым укуктуу адам" деген сөздөргө алмаштырылсын.

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 23-октябрындагы №3917 токтому**

**Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы
№36/2 “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын
жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк
менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду
киргизүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы №36/2 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобого сунуш кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор бекитилсин.
2. Юридика башкармалыгы:
 - бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;
 - токтом расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын жана Микрофинансылык уюмдар ассоциациясын тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Асанкожоева З.М.

Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 23-октябрындагы №39\7 токтомуна карата
тиркеме

**Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы
№36/2 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын
коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык
компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/
операциялары жөнүндө» жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор**

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы №36/2 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө» жобого төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин.

1. Жобонун 20-пунктундагы:

а) “болжолдуу сарптоолорду” деген сөз “болжолдуу чыгашалары” дегенге алмаштырылсын;

б) “жана кыймылсыз мүлктү банктын балансына кабыл алынышына байланыштуу сарптоолорду (кыймылсыз мүлктү юридикалык жактан тариздетүү, тооруктарды уюштуруу боюнча сарптоолорду ж.б. сарптоолорду) эске албаганда” деген сөздөр алынып салынсын;

в) пункт төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:

«Мында жогоруда көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлктүн банктын балансына кабыл алынышына байланыштуу сарптоолор чыгымдар (кыймылсыз мүлктү юридикалык жактан тариздетүү, тооруктарды уюштуруу боюнча сарптоолорду ж.б. сарптоолорду) эске алынбайт, бул сарптоолор ушул Жобонун 25-пунктуна ылайык эсепке алынат.»;

2. Жобонун 22-пункту төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

“Башка менчик” категориясында эске алынган суммалардын, кредит боюнча карыздан артып кетиши, кыймылсыз мүлктү сатуу учурунда ашыкча акча каражаттарын күрөө коюучуга кайтарып берүүгө тиешелүү банктын милдеттенмеси катары таанылууга тийиш.”;

3. Жобонун 27-пунктундагы:

а) Биринчи абзацтагы “Кабыл алууда” деген сөздөрдөн кийин “күрөөлүк мүлктөн соттук эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзүүнүн алкагында” деген сөздөр менен толукталсын;

б) а) пунктчасындагы «наркы» деген сөз «адилет наркы» дегенге алмаштырылсын;

в) пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

“Күрөөлүк мүлктөн соттук тартипте өндүрүүнү жүргүзүүнүн алкагында банк тарабынан кыймылсыз мүлктү “башка менчик” категориясына кабыл алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.”;

4. Жобонун 31-пунктунун б) пунктчасы төмөнкү сөздөр менен толукталсын: “төлөөгө жөндөмдүүлүккө талдап-иликтөөлөрдү кошо алганда”;

5. Жобонун 37-пунктундагы “банктын туунду компаниялары” деген сөздөр “, башкы компаниялар” деген сөздөр менен толукталсын;

6. Жобо төмөнкү мазмундагы 37-1-пункт менен толукталсын:

«Мамлекет капиталында жүз пайыздык чекте катышкан банктар, банк өзгөртүп түзүлгөнгө чейин анын менчигине өткөн, пайдаланылбай турган банктык жайларды банктын акцияларынын контролдук топтому башка жактарга сатылганга чейин ижарага бериши мүмкүн.».

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/8 токтому**

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2009-жылдын 28-декабрындагы N 51/6 « Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»
токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы N51/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна сунуш кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Улуттук Банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы N51/6 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун таасири алгачкы долбоордун алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашыруусу учурунда «ЭкоИсламикБанк» ЖАКка да таркатылаары белгиленсин.
3. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы N51/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомунун 2-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын.
4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
5. Юридика башкармалыгы:
 - бул токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланышын камсыз кылсын;
 - расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
6. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.
7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Терагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн.

Терага

Асанкожоева З.М.

Улуттук банк Башкармасынын
2013- жылдын “ 23 ” октябрындагы
№ 3918 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы N 51/6 « Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы N51/6 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин

1. Жобонун 1-пунктундагы *“ислам банктары жана “ислам терезесине” ээ банктарга”* деген сөздөр *“ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш жүргүзгөн банктар, депозиттерди тартуу укугуна ээ микрофинансылык компаниялар”* дегенге алмаштырылсын.
2. Жобонун 2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:
“2. Жөнгө салуу жана көзөмөлдүккө алуу максатында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жайгаштырылган/ кабыл алынган активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди (мындан ары – активдерди) классификациялоо, ошондой эле потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга тиешелүү камдарды түзүү (мындан ары текст боюнча – РППУ) боюнча минималдуу талаптарды белгилөө - ушул Жобонун максаты болуп саналат.
3. Жобонун 5-пунктундагы *“кардары”* деген сөз *“өнөктөшү/берүүчү”* (мындан ары – кардар) деген сөздөр менен толукталсын.
4. Жобонун 16-пунктундагы *“Бир же чогуу алгандагы”* деген сөздөр *“Чогуу алгандагы”* дегенге алмаштырылсын.
5. Жобонун 3-главасы төмөнкү мазмундагы 17¹ жана 17²-пункттар менен толукталсын:
«17¹. Банктык топтун бир эле кардарга же байланыштуу кардарлар тобуна сунушталган активдерин классификациялоодо, ошол активдерге банктык топтун ар бир катышуучусу жүргүзгөн классификацияны эске алуу менен банктык топтун

ар бир катышуучусу ошол активдер боюнча жүргүзгөн классификациялоо категорияларынын эң алгылыксызы боюнча ал активдерди классификациялоо зарыл.

17². Эгерде кардардын башка финансы-кредит мекемеси алдында орду жабылбаган карызы болсо, анда банк активдерди классификациялоо учурунда өзүндө кредиттик тобокелдикти/кредитти камтыган кайсы болбосун башка актив боюнча келишим шарттарынын кардар тарабынан сакталышын эске алууга тийиш. Ушуга байланыштуу, келип түшкөн билдирмени кароодо кредиттик-маалыматтык бюро же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде башка ыкмалар аркылуу алынган маалыматтарды пайдалануу менен кардардын башка финансы-кредит мекемелеринен алынган, өзүндө кредиттик тобокелдикти/кредитти камтыган активдеринин бардыгына көз салып туруу зарыл. Андан ары, активге мониторинг жүргүзүү процессинде башка финансы-кредит мекемелеринен алынган, өзүндө кредиттик тобокелдикти/кредитти камтыган активдер тууралуу кардардан алынган маалыматтарды, ошондой эле ошол активдер боюнча келишим шарттарынын ал тарабынан сакталышына тиешелүү маалыматтарды эске алуу зарыл. Каржылоо келишиминде/кредиттик келишимде келишим колдонулган мезгил ичинде тиешелүү маалыматтарды жарым жылда кеминде бир жолу кардардын берип турууга милдеттүү экендиги да каралууга тийиш. Мында бардык финансы-кредит мекемелери кардар кредиттик тобокелдикти/кредитти камтыган активдерди алгандыгы жана келишим шарттарын так сактап жаткандыгы тууралуу маалыматты башка финансы-кредит мекемесине берүүсү үчүн кардардын талабы боюнча 3 (үч) жумуш күнү ичинде ага берүүгө милдеттүү.”

6. Жобонун 23-пункту төмөнкү мазмундагы он экинчи абзац менен толукталсын:

«- актив биринчи жолу реструктуризацияланган болсо».

7. Жобонун 24-пункту төмөнкү мазмундагы онунчу жана он биринчи абзацтар менен толукталсын:

«-кардар-жеке адам, анын ичинде юридикалык жакты түзүүсүз иш алып барган жеке ишкер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик максаттуу программалары боюнча каржылоого алынган активдерди эске албаганда, ошол банктан жана/же башка финансы-кредит мекемесинен алган, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган кайсы болбосун башка актив боюнча келишим шарттарын 30 күндөн ашуун убакыт аткарбай койсо;

-кардар-жеке адамдын, анын ичинде юридикалык жакты түзүүсүз иш алып барган жеке ишкердин өмүрлүк жары, ата-энеси жана балдары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик максаттуу программалары боюнча каржыланган активдерди эске албаганда, ошол банктан жана/же башка финансы-кредит мекемесинен алган, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган жана бир гана төлөө булагына ээ болгон активдер боюнча келишим шарттарын 30 күндөн ашуун убакыт аткарбай койсо. Бул жерде кредиттик тобокелдикти камтыган активдердин бир эле төлөө булагы дегенден улам, финансы-кредит мекемеси активдерди берүү чечимин кабыл алууда эске алган, ишкердиктен түшкөн кирешени кошо алганда, жогоруда көрсөтүлгөн адамдардын чогуу алгандагы кирешесин түшүнүү зарыл.

Эскертүү: Ушул пункттун онунчу жана он биринчи абзацтарында көрсөтүлгөн белгилер, эмгек акы долбоорунун алкагында берилген овердрафтка таркатылбайт.”.

8. Жобонун 5-главасынын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:
«5. Классификациялоонун айрым учурлары».
9. Жобонун 5-главасы төмөнкү мазмундагы 27¹–пункт менен толукталсын:
«27¹. Кардар-жеке адам, анын ичинде юридикалык жакты түзүүсүз иш алып барган жеке ишкерден болгондор банкта кредиттик тобокелдикти камтыган бир нече активдерге ээ болсо, анда анын бардык активдерине карата эң эл алгылыксыз болуп саналган, анын эң чоң карыздуу активи боюнча ыйгарылган классификация колдонулат”.
10. Жобонун 33-пунктундагы *«Реструктуризацияланган»* деген сөз *«Кайталап реструктуризацияланган»* дегенге алмаштырылсын.
11. Жобонун 33-пунктундагы *«карыз алуучунун»* деген сөз *«кардардын»* деген сөзгө алмаштырылсын.
12. Жобо төмөнкү мазмундагы 10¹ –глава менен толукталсын:
«10¹. Чегара аркылуу өтүүчү активдерди жана Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жайгашкан күрөө менен камсыздалган активдерди классификациялоо
«43¹. Чегара аркылуу өтүүчү активдер жана Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары турган күрөө менен камсыздалган активдер, аларды берүү учурунда байкоого алынган активдер катары классификацияланат.

43². Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жайгашкан күрөө алар боюнча бирден бир камсыздоодон болуп саналбаган, бирок Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдин өлчөмүнө карата анын катышын кошо алганда, күрөөсүнүн сапаты жана наркы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тиешелүү талаптарын жана банктардын ички саясаттарын канааттандырбаган активдер да байкоого алынган активдер катары классификацияланат.”.

13. Жобонун 50-пунктунун төртүнчү сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«Текшерүүлөр банктын ички ресурсунун эсебинен сыяктуу эле, сырттан тартылган эксперттердин жардамы менен ишке ашырылышы мүмкүн.»

**Кыргыз Републикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 23-октябрындагы № 3919 токтому**

“Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43 - беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. “Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
3. Юридика Башкармалыгы:
 - ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жарыяласын;
 - расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен микрофинансылык уюмдарды жана кредиттик союздарды тааныштырсын.
5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Асанкожоева З.М.

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 23-октябрындагы
№39/9 токтому менен бекитилген

“Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобо

Бул Жобо, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө», «Кредиттик союздар жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук банк) ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.

Жобонун талаптары операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга Улуттук банктын лицензиясына (күбөлүгүнө) ээ микрофинансылык уюмдарга жана кредиттик союздарга (мындан ары - ФКМ) таркатылат.

1-глава. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык бүтүмдөр боюнча ФКМ менен кардар ортосунда түзүлгөн типтүү келишимдерди стандартташтыруу, ушул Жобонун максаты болуп саналат.
2. Жободо Кыргыз Республикасынын “Кредиттик союздар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамдарында жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында берилген аныктамалар колдонулат.
3. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:
 - а) Шариат стандарттарына ылайык келүү;
 - б) келишим түзүү эркиндиги;
 - г) келишимдердин укук чегинде түзүлүшү;
 - д) келишимде эң аз дегенде төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш:
 - тараптардын аталышы;
 - келишим предмети;
 - келишимди колдонуу мөөнөтү;
 - каржылоону сунуштоонун, анын ичинде анын максаттуу багытын, суммасын, сыйакыларын, төлөө тартибин жана мөөнөтүн, камсыздоосунун түрүн көрсөтүү менен негизги шарттары;

- карыз алуучунун укуктары жана милдеттери, анын ичинде келишим боюнча милдеттенмелерин аткарбай койгон же талаптагыдай аткарбаган учурлары;
 - ФКМ укуктары жана милдеттери;
 - ФКМге ал тууралуу кеминде 30 күн мурда маалымдалган шартта, эч кандай айыптык санкцияларсыз эле кайсы болбосун убакытта карызды мөөнөтүнөн мурда төлөөгө кардардын укугу;
 - келечекте өндүрүлүүчү товар келишим предметинен болуп саналса, анда келишимде өндүрүлүүчү товардын мүнөздөмөлөрү жана аны даярдоо мөөнөтү так чагылдырылууга тийиш;
- е) келишим шарттары үчүнчү жактын (жактардын) менчик укугун бузууга тийиш эмес;
- ж) келишим шарттарынан улам келип чыккан аракеттер, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Шариат стандарттарына каршы келбөөсү зарыл;
- з) келишимдерде тараптардын пайыздык кирешелерди алуусу каралууга тийиш эмес;
- и) келишим предметинин түрү, саны анык эмес (так эмес) болсо, ошондой эле келишим мөөнөтүнө карата белгисиздик жагдайы орун алса, келишим түзүлбөйт;
- к) кумар оюндарына, чочко эти кошулган эт азыктарын чыгарууга жана сатууга, курал-жарак жана ок-дарыга, ошондой эле ФКМдин Шариат кеңеши жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынган ишкердиктин башка түрлөрүнө байланыштуу келишимдерди түзүүгө жол берилбейт;
- л) келишимдерде Шариат стандарттары тыюу салган алып-сатарлык мүнөздөгү бүтүмдөрдү жокко чыгаруу каралууга тийиш;
- м) Эгерде, келишим шарттарында пайда алуу каралган болсо, анда келишимде алынган пайданы тараптар ортосунда бөлүштүрүү тартиби да каралууга тийиш.
4. ФКМ ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерге ушул Жобого жана Шариат стандарттарына каршы келбеген кошумча шарттарды иш жагдайына жараша киргизиши мүмкүн.
5. ФКМ ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык келген, айрым операциялар боюнча түзүлгөн типтүү келишимдердин түрлөрүн белгиленген тартипте бекитүүгө укуктуу.
6. ФКМ тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдердин бардык түрү, белгиленген тартипте ФКМдин Шариат кеңеши менен макулдашылууга тийиш.

7. Кардар каржылоону мөөнөтүнөн мурда төлөгөн жана төлөгөнгө чейинки кеминде отуз күн ичинде бул тууралуу ФКМге маалымдаган шартта, кардардан айыптык санкция алууга ФКМдин укугу жок.
8. Бардык тиркемелери менен кошо келишимдин тексти кеминде 12-өлчөмдү түзгөн бирдей тамгада (шрифтте) түзүлүүгө тийиш.
9. Ушул жобонун талаптарын бузууга жол берген ФКМ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

2-глава. ИСЛАМ БАНК ИШИ ЖАНА КАРЖЫЛОО ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК ТҮЗҮЛГӨН ТИПТҮҮ КЕЛИШИМДЕРДИН ТҮРЛӨРҮ

§ 1. Мудароба келишими

10. Мудароба келишими төмөнкү түрдө түзүлүшү мүмкүн:
 - а) эгерде инвестор, активдердин же мудариб тарабынан инвестициялануучу объекттердин тизмегин белгилөө укугуна ээ болсо, чектелген/атайы мудароба келишими. Мында, инвестициялануучу ар бир объект үчүн мудариб менен инвестор ортосунда өзүнчө келишим түзүлөт;
 - б) эгерде, мудариб сунушталган каражаттарды өз ыңгайына жараша пайдаланууга укуктуу болсо, чектелбеген/жалпы мудароба келишими.
11. Мудариб жана инвестор мудароба келишиминин тараптары болуп саналат. ФКМ инвестор сыяктуу эле, мудариб катары да иш алып бара алат. Депозиттерди тартпаган микрофинасылык уюмдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каржылоо булактарын (тартылган каражаттар) түзүүгө тийиш.
12. Мудароба келишиминде үчүнчү жактарга насыяларды (займдарды) берүүнү кошо алганда, акча каражаттарын максатсыз пайдаланууга тыюу салуулар каралууга тийиш.
13. Мудароба келишиминде тараптар анын негизинде келишимге кол коюуга укуктуу болгон документтердин тизмеги милдеттүү түрдө көрсөтүлүүгө тийиш.
14. Мудароба келишиминде тараптардын укуктары жана милдеттери караштырылууга тийиш:
 - 14.1. Инвестордун укуктары жана милдеттери төмөнкүлөрдү карайт:
 - инвестордун келишим шарттарына ылайык иш алып барууга милдеттүүлүгүн;
 - инвестордун акча каражаттарын келишимде белгиленген мөөнөттө мударибге берүү милдеттүүлүгүн;

- инвестордун берилген акча каражаттардын сарпталышына контролдукту жүргүзүүгө укугун;
- мониторинг жүргүзүү жана консультацияларды берүү менен гана чектелип, келишим шарттарын аткаруу боюнча мударибдин күндөлүк ишине инвестордун кийлигишпөөгө тийиш экендигин;
- укуктук маселелерди кошо алганда, келишимди аткаруунун жүрүшүндө инвестордун мударибге консультацияларды берүүгө укугун;
- келишим шарттарынын мудариб тарабынан аткарылышын инвестордун текшерүүгө укугун, ушуга байланыштуу мудариб инвестор талап кылган кандай болбосун отчетторду берип турууга тийиш;
- инвестордун келишимде белгиленген мөөнөттөрдө пайда алууга укугу;
- мудараба келишиминин шарттары аткарылбай калган же талаптагыдай аткарылбаган шартта, келишим боюнча сунушталган сумманын кайтарылып берилишин, анын ичинде мудариб тарабынан берилген камсыздоонун эсебинен мөөнөтүнөн мурда кайтарылышын мударибден талап кылууга инвестордун укугун.

14.2. Мударибдин укуктары жана милдеттери төмөнкүлөрдү карайт:

- мударибдин келишим шарттарына ылайык иш алып баруу милдеттери;
- мударибдин келишимдин максатына - максималдуу пайда алууга жетишүү үчүн бардык зарыл аракеттерди көрүү милдети;
- мударибдин Шариат стандарттарынын зарыл болгон талаптарын жана келишим шарттарын ошондой эле, акча каражаттарды сарптоонун финансылык тартибин сактоо максатында, ишке ашырылып жаткан бизнес-долбоордун сапатына толук контролдукту жүргүзүү милдети;
- мударибдин келишим шарттарын аткаруунун жүрүшүндө өз алдынча иштөө (колдо болгон эмгек ресурстары менен) милдети. Эгерде, келишим шарттарын аткаруу үчүн мударибдин ишинин/компетенциясынын чегинен тышкаркы иштерди аткаруу зарыл болсо, ал тиешелүү билим деңгээлине ээ же ушул келишим боюнча иштерди аткарууга лицензиясы же уруксат берүүчү документтери бар үчүнчү тарапты тартууга укуктуу;
- мударибдин келишим шарттарына жана мыйзам талаптарына ылайык, ал эми мындай шарттардын жана талаптардын жоктугу учурунда мурдатан колдонулуп келе жаткан ишкердик аракеттерге же адетте коюлуучу башка талаптарга ылайык, келишим шарттарын аткаруу, ошондой эле максатка жетүү үчүн ак ниеттүү жана алгылыктуу ыкмада иштөө милдети;

- мударибдин, инвестордон алган акча каражаттарды мудараба келишиминде каралган максаттарга гана пайдаланууга укугу;
 - мударибдин мудараба келишиминин аракеттенүүсү мезгили ичинде инвестордон алынган жана келишим шарттарын аткаруу процессинде алынган акча каражаттарын (кирешени) пайдалануунун эсебин жүргүзүү милдети, ал келишим түзүшкөн тараптардын ортосунда бөлүштүрүлүүгө тийиш болгон пайданы аныктоого мүмкүндүк берет. Мудариб мудараба келишиминин шарттарынын аткарылышына тиешелүү бардык сарптоолорду документардык түрдө эсепке алууга тийиш;
 - мударибдин келишим шарттарын аткаруунун жүрүшүндө ишкердик иштерди инвестордун катышуусуз, өз алдынча жүргүзүүгө укугу, мында мудариб мудараба келишиминин шарттарын натыйжалуу аткаруу максатында, инвестордон консультация ала алат;
 - мударибдин мудараба келишимине ылайык сыйакыларды алууга укугу.
15. Келишимдин аракеттенүү жана аткарылышы мөөнөттөрү тараптар тарабынан аныкталат.
16. Келишимде инвестордун сунушталган каражаттар (күрөө) үчүн мударибден камсыздоону (күрөөнү) алуу мүмкүнчүлүгү, ошондой эле мудариб укукка жатпаган аракеттерге, этиятсыз мамиле жасоого же келишим шарттарын бузууга жол берип, анын натыйжасында чыгым келип чыкса, камсыздоо предметинен өндүрүүнү жүргүзүүгө укугу караштырылууга тийиш.
17. Мудараба келишиминде, келишим тараптарынын ар биринин пайдасы, инвестор тарабынан сунушталган каражаттарды пайдалануунун жүрүшүндө мудариб алган пайдадан үлүш катары (пайыздык катышта) аныкталаарына тиешелүү шарттар каралууга тийиш.
18. Мудараба келишимине төмөнкү шарттар милдеттүү түрдө камтылууга тийиш:
- а) эгерде келишимди аткаруунун натыйжасында мудариб, пайда гана албай калбастан, чыгымга да учураган болсо, анда инвестор сунушталган акча каражаттарынын суммасы өлчөмүндө чыгым тартат, ал эми мудариб бул учурда өз эмгеги үчүн сыйакы албай калат. Чыгымдарды бөлүштүрүүнүн мындай эрежеси, чыгымдын келип чыгышына мударибдин тиешеси жок болгон учурда колдонулат;
 - б) эгерде чыгым мударибдин күнөөсү боюнча, же укукка жатпаган аракеттеринен/аракеттенбей коюусунан улам келип чыкса, алардын орду мударибдин эсебинен жабылууга тийиш. Мында, инвестор мударибден келишим боюнча берилген акча каражаттарын камсыздоо

онун эсебинен алууга укуктуу, ал эми камсыздоо жетишсиз болгон шартта, мударибдин башка мүлкүнүн эсебинен ала алат.

в) келишимде келишим шарттары аткарылбаган, өзүнө кредиттик тобокелдикти камтыган, активди төлөөнүн артыкчылыктуу тартиби көрсөтүлүүгө тийиш.

19. Мудараба келишиминде анын төмөнкү учурларда токтотулушу ыктымалдуулугу каралуусу зарыл:

а) келишимдин аракеттенүү мөөнөтүнүн бүтүшү боюнча;

б) келишим тараптарынын макулдугу боюнча;

в) же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же келишимде каралган башка учурларда.

Мудараба типтүү келишиминин үлгүсү, ушул Жобого карата 1-тиркемеде келтирилген.

2-глава. Мурабаха келишими

20. ФКМ жана белгилүү бир товардын ФКМ тарабынан ал үчүн сатылып алынышы жөнүндө билдирме берген кардар, мурабаха келишиминин тараптарынан боло алышат.

21. Мурабаха келишими боюнча, ФКМ, келишим предметин кардардын буйрутмасы боюнча өз атынан сатып алуу менен кийинчерээк төлөп берүү шартында аны кардарга сатууга милдеттенет.

22. Мурабаха келишими боюнча келишим предметин кардарга сатууда ФКМ, келишим предметине карата менчик укугуна ээ болууга тийиш.

23. Келишим предметине карата менчикке укук, эгер келишим шарттарында башкасы белгиленбесе, келишим предметинин баасы толугу менен төлөнгөндөн кийин кардарга өтөт.

24. ФКМ сатып алуу-сатуу келишимин өз алдынча сыяктуу эле, агент аркылуу да түзө алат. ФКМ анын атынан жана эсебинен аракеттенген кардарды агент катары дайындай алат.

25. Кардар ФКМдин атынан агент катары иш алып барган учурда, төмөнкү шарттарды сактоосу зарыл:

а) ФКМ сатуучуга төлөп берүүгө жана товардын баасын агент катары иш алып барган кардардын эсебине салбоого тийиш;

б) ФКМ сатуучудан сатуу ишке ашырылгандыгы тууралуу документ түрүндөгү тастыктаманы алууга тийиш.

ФКМ товарды берүүчүнүн аймагынан жана аны берүү шарттарында көрсөтүлгөн кайсы болбосун башка жерден алууга тийиш.

Товарды жеткирүү жана сатып алууга байланыштуу бардык чыгашалар ФКМге жүктөлөт. Бул чыгашалар кийин товардын наркына кошулат.

ФКМ товардын ээси катары жоопкерчиликти өзүнө алат жана камсыздандырууга боло турган, кийин келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерди өзүндө камтыйт. Товарды кардарга сатканга чейин келип чыккан камсыздандыруу сыйакысы толугу менен ФКМге таандык болот.

Камсыздандыруу боюнча чыгашалар, мурабаха контрактсы боюнча сатылып алынган товардын баасына кошулат.

26. Келишим предметин сатып алуу-сатууга байланышкан бардык документтер жана контракттар кардар, ФКМдин агенти катары иш алып барган күндө да, ФКМдин атынан түзүлүүгө тийиш.
27. ФКМ, келишим предметин товар берүүчүнүн аймагынан же берүү шарттарында көрсөтүлгөн кайсы болбосун башка жерден алуусу зарыл.
28. ФКМ мурабаха келишимине төмөнкү шарттарды да киргизе алат:
 - а) ФКМ, товар кардардын менчигине өткөндөн кийин, келишим предметиндеги кандайдыр бир кемчиликтер үчүн жооп бербейт;
 - б) кардар мурабаха келишими күчүнө киргизилгенден кийин келишим предметин сатып алуудан баш тарткан учурда, ФКМ мурабаха келишиминин предметин үчүнчү жакка сатууга укуктуу, мында, ФКМдин сатылган товардын наркы менен жабылбай калган, келишим предметин сатып алууга байланыштуу чыгашаларынын ордун толтуруу боюнча милдеттенме кардарга жүктөлөт.
29. ФКМдин төмөндөгүлөр боюнча мурабаха бүтүмүн түзүүгө укугу жок:
 - а) баалуу металлдарга (алтын, күмүш ж.б.), чет өлкө валюталарына карата;
 - б) дебитордук карыз активдердин камсыздоосу болуп саналган, жүгүртүү капиталы менен;
 - в) бүтүмдөрдү кайра каржылоодо.
30. ФКМ, эгерде кардар төлөөлөрдү келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирген болсо, келишим предметин сата алат. Эгерде ФКМ, келишим предметин саткан болсо, анда буга чейин кардардан алынган төлөөлөр төлөнүп берилет.
31. Эгерде ФКМ, кардардан камсыздоону алган болсо, анда кардар соотко кайрылуусуз эле ФКМге карыздын ордун жабуу үчүн күрөөнү сатуу жөнүндө буйрук берет.
32. Мурабаха келишиминде төлөө баасы жана тартиби алдын-ала каралууга тийиш. Мурабаха келишиминде, ФКМдин келишим предметин сатуу баасы, тараптар тарабынан сатып алуу баасынын жана келишим

тараптарына макулдашылган кошуп эсептелген баанын суммасы катары аныктала тургандыгы шарты каралууга тийиш. Кошуп эсептелген баа төмөнкү түрлөрдө белгилениши мүмкүн:

- катталган бир жолку төлөнүүчү сумма;
- келишим предметинин наркынан үлүш.

Сатуу баасында кошуп эсептелген баанын өлчөмүн милдеттүү түрдө бөлүп көрсөтүү, мурабаха келишиминин олуттуу шартынан болуп саналат.

33. Мурабаха келишиминде келишим предметинин баасына төлөөлөр кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү негизде үзгүлтүксүз төлөөлөр менен жүргүзүлө тургандыгы каралышы мүмкүн. Ал эми, кардар кийин төлөп берүү шартында сатылган күрөө предмети үчүн кезектеги төлөмдү белгиленген мөөнөттө ишке ашырбаса, анда ал тараптар тарабынан белгиленген өлчөмдө, ар бир төлөнбөй калган күн үчүн кошумча төлөм төлөйт, алар кайрымдуулук максаттарына багытталат. Кардар кошумча төлөмдү ФКМдин эмес, өзүнүн ыңгайына жараша кайрымдуулук уюмуна бергендиги тууралуу тиешелүү документтерди ФКМге берүүгө тийиш.
34. Мурабаха келишиминде ушул келишим боюнча сатылып алынган келишим предметинин баасына кошулуучу чыгашаларга төмөнкүлөрдүн да камтылышы караштырылууга тийиш:
 - камсыздандыруу боюнча чыгашалар;
 - ФКМдин товар сатып алууга байланышкан кийинки сарптоолору, ошондой эле аларды ташып жеткирүүгө кеткен чыгашалар, импорттук алымдар жана келишим шарттарын аткарууга байланыштуу башка чыгашалар.
35. Мурабаха келишиминде, ФКМ белгиленген келишимдин түзүлүшүнүн жана анын аткарылышынын камсыз кылынышынын далили катары мурабаха келишими боюнча тиешелүү төлөмдөрдүн эсебине кардардан аванс ала тургандыгы каралууга тийиш.
36. Мурабаха келишимин түзүүдө, төмөнкүлөрдү кошо алганда, алардын негизинде бүтүмдөр жүзөгө ашырыла турган бардык шарттар каралууга тийиш:
 - а) үчүнчү тараптарга төлөөлөрдү кошо алганда, ФКМ өзүнүн бардык чыгашаларын сатуу баасына кошо тургандыгы шарты. Мында, ФКМдин кызматкерлеринин эмгек акыларын төлөө боюнча сарптоолор чыгашаларга чегерилүүгө тийиш эмес;
 - б) сатып өткөрүү баасын;
 - в) кошуп эсептелген баанын өлчөмүн - ФКМ ушул бүтүмдөн алган сый-акыны.

Мында, сатып өткөрүү баасын жана кошуп эсептелген бааны белгисиз жагдайлардан улам, мисалы, келечекте белгилүү болуучу кандайдыр бир көрсөткүчтөргө жараша белгилөөгө болбойт. Мында, сатып өткөрүү баасынын жана кошуп эсептелген баанын кардарга буга чейин эле белгилүү болгон көрсөткүчтөрдүн негизинде, келишим түзүү учурунда белгиленишине жол берилет. Кошуп эсептелген баанын өлчөмү убакыт факторуна көз каранды болушу мүмкүн эмес.

37. Мурабаха келишиминде кардарга төлөө мөөнөттөрү жөнүндө алдын-ала маалымдалган шартта, кезектеги төлөмдү негизсиз кечиктирген учурда кардардан мөөнөтүнөн мурда төлөөнү талап кылууга ФКМдин укугун караштырууга болот.
38. Мурабаха келишиминде, кардар тарабынан келишим предмети үчүн төлөө келишимде каралган мөөнөттө төлөнбөстөн, узак убакытка кечиктирилген учурда ФКМдин төмөнкүлөрдү ыңгайына жараша жүзөгө ашыруу укугу караштырылууга тийиш:
 - а) эгерде болгон болсо, келишим предметине бөлүп-бөлүп төлөөнүн эсебине кардардан алынган акча каражаттарын ага төлөп берүү менен товарларды үчүнчү жактарга сатуу;
 - б) келишим предмети үчүн толук төлөнүп берилмейинче, кардардын товарга менчикке укугун тариздебөө.
39. Комиссиондук сыйакылар жана каржылоону сунуштагандыгы үчүн төлөмдөр мурабаха келишими боюнча кардардан кармалбайт.
40. Мурабаха келишими боюнча документтерди даярдоого кеткен чыгашалар, эгерде келишимде башкасы каралбаса, ФКМ менен кардардын ортосунда бөлүштүрүлөт. Мында, тараптардын бардык чыгашалары алардын ортосунда тараптардын ар бири аткарган реалдуу иш көлөмүн эске алуу менен адилет бөлүштүрүлүүгө тийиш.
41. ФКМ, эгерде ал кардардын өтүнүчү жана анын пайдасы үчүн түзүлсө жана кардар ага төлөөгө макулдугун берсе, техникалык-экономикалык негиздемелерди даярдоо үчүн төлөмдү кармап кала алат.
42. ФКМ, кардар тарабынан мурабаха келишими боюнча милдеттенмелердин тиешелүү негизде аткарылышын камсыз кылуу максатында, акча каражаттарын күрөөгө алуу же камсыздоонун башка түрү жөнүндө келишим кардар менен түзүүгө тийиш. Күрөө катары берилген акчалай сумма, эгерде келишимде башкасы каралбаса, ФКМ тарабынан инвестицияланышы мүмкүн эмес.
43. Кардардын өтүнүчү боюнча күрөө катары берилген акчалай сумма мурабаха келишимине ылайык товарлар үчүн төлөөнүн эсебине чегерилиши мүмкүн.

44. Кардар мурабаха келишими боюнча өз милдеттенмелерин аткаргандан кийин ФКМ күрөөнү кайтарып берүүгө милдеттүү.
45. ФКМ, товарды жеткирип берүү же сактоо учурунда алардын бузулушуна, жок болуп кетишине же жоголушуна байланыштуу бардык тобокелдиктерди өзүндө камтыйт жана алар күрөөнүн эсебинен жабылышы мүмкүн эмес.

Эскертүү: Мурабаха типтүү келишими ушул жобого карата 2-тиркемеде келтирилген.

“Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобого карата
1- тиркеме

Мудароба келишими (чектелген/атайын).

№ _____
(үлгү)

Бишкек ш. 20 __-жылдын « ____ »

Мындан ары «ФКМ» деп аталуучу, _____
ылайык иш алып барган _____ атынан
_____ бир тарап, мындан ары «Мудариб» деп аталуучу,
_____ ылайык иш алып барган _____
_____ атынан _____ экинчи тарап, биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар, төмөнкүлөр жөнүндө ушул келишимди түзүштү.

1. Келишим предмети.

1.1. ФКМ ушул келишимге ылайык, Мударибге акча каражаттарын сунуштайт, ал эми Мудариб ал каражаттарды өз эмгек ресурстарын колдонуу жана зарылчылык келип чыккан шартта, _____ боюнча бизнес долбоорду ишке ашырууга уруксат берген тиешелүү документтери бар башка уюмдарды жалдоо менен, пайда алуу үчүн жана аны ушул келишимге ылайык Тараптар ортосунда бөлүштүрүү максатында пайдаланат.

Мудариб _____ милдеттенет, ошондой эле ушул милдеттенмени аткарууга байланыштуу жана анын компетенциясына тиешелүү

бардык юридикалык жана айкын аракеттерди көрүп, ушул келишимге кол койгон күндөн тартып _____ кечиктирбестен _____ камсыз кылат.

- 1.2. Мудароба ушул келишим боюнча чектелген/ атайын болуп саналат, ошол себептен Мудариб сунушталган акча каражаттарды _____ гана багыттоого укуктуу.
- 1.3. _____ (бизнес-долбоордун) наркы тараптар тарабынан _____ сом суммасында аныкталган.
- 1.4. Мудароба ушул келишим боюнча ачык болуп саналат, ошол себептен ФКМ мударибден, эгерде ал тарабынан келишим шарттарын бузууга жол берилген болсо, сунушталган акча каражаттарын биринчи эле талап кылуу боюнча, мөөнөтүнөн мурда алууга укуктуу, мында ФКМ пайданын бөлүгүн талап кылууга укугу жок.

2. Каржылоо тартиби.

- 2.1. ФКМ ушул келишимге ылайык Мударибге _____ сом суммасындагы акча каражаттарын сунуштайт.
- 2.2. Мудариб ФКМдин катышуусу менен төмөнкүлөрдү бекитет:
 - ушул келишимге карата тиркеме болуп саналган, _____ боюнча иштерди жүзөгө ашыруу графигин;
 - ушул келишимге карата тиркеме болуп саналган, Тараптар тарабынан иштерди каржылоо графигин.

ФКМ, акча каражаттарын ушул келишимге карата тиркеме болуп саналган иштерди каржылоо графигине ылайык, ошол графикте каралган сумманын чегинде, транш түрүндө сунуштайт. ФКМ тарабынан каржыланган акча каражаттарынын жалпы суммасы, ушул келишимдин 2.1. пунктунда көрсөтүлгөн суммадан ашпоого тийиш.

- 2.3. ФКМ ар бир кийинки траншты Мудариб тарабынан буга чейинки траншты пайдалангандыгы жөнүндөгү ФКМди канааттандыра турган отчет берилген шартта гана сунуштайт.
- 2.4. ФКМ, ар бир траншты Мударибдин билдирмеси боюнча, акча каражаттарды анын эсебине, же Мудариб менен келишимдик мамиле түзүшкөн берүүчүлөрдүн жана иш тапшыруучулардын эсебине чегерүү аркылуу берет. Ар бир билдирме Мудариб тарабынан акча каражаттарын бөлүштүрүүгө чейинки кеминде 3 (үч) күн мурда ФКМге берилүүгө тийиш, ал эми билдирмеде көрсөтүлгөн сумма акча каражаттарын бөлүштүрүү графигинде аныкталган суммадан көп болбошу зарыл.
- 2.5. _____ (бизнес-долбоор) кымбаттаган шартта, _____ (бизнес-долбоор) бүткөрүү үчүн зарыл болгон инвестициялардын графиги тараптар тарабынан кошумча келишим менен аныкталат.

- 2.6. Мударибдин билдирмеси боюнча акча каражаттарды берүүчүнүн эсебине чегерүү же Мударибге накталай берүү, ФКМ тарабынан тиешелүү түрдө аткарылчу милдеттенме болуп саналат.
- 2.7. _____(бизнес-долбоорду) ишке ашыруунун жүрүшүндө же ал аяктагандан кийин _____(бизнес-долбоордун натыйжалары) алган жактардан алынган акча каражаттардын 100% (жүз) пайызы, Мудариб тарабынан ушул келишимдин 2.1. пунктунда көрсөтүлгөн ошол долбоор боюнча, ФКМден алынган акча каражаттардын ордун толтурууга багытталууга тийиш. Калган суммасы Келишимдин 3.1. жана 3.2. пункттарына ылайык бөлүштүрүлөт. Мудариб тарабынан ушул пункта көрсөтүлгөн сумманын ФКМге чегерилиши, _____(бизнес-долбоордун натыйжасы) ишке ашыруу жөнүндө келишим, мудариб тарабынан түзүлгөн күндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде жүргүзүлөт.
- 2.8. Эгерде, келишимдин 2.7. пунктун аткарууда, 2.1. пунктка ылайык суммадагы ФКМ алдындагы карыз Мудариб тарабынан толук төлөнсө, 3.3.-пунктту эске алуу менен келип түшкөн каражаттардын калган бөлүгү тараптар тарабынан төмөнкүдөй пропорцияда бөлүштүрүлөт: _____% ФКМге, _____% Мударибге. Мудариб тарабынан ушул пункта көрсөтүлгөн суммалардын ФКМге чегерилиши, Мудариб _____(бизнес-долбоордун натыйжасы) жөнүндө келишим түзгөн күндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде жүргүзүлөт.

3. Түшкөн пайдаларды жана кеткен чыгымдарды бөлүштүрүү тартиби.

- 3.1. Келишимдин 2.1. пунктунда көрсөтүлгөн өлчөмдөгү акча каражаттарынын суммасы, 2.7.- жана 2.8. пункттарга ылайык төлөөлөрдү, 3.3. пунктуна ылайык _____(бизнес-долбоордун) кымбатташын, _____(бизнес-долбоордун натыйжаларынын) сатып өткөрүүдөн түшкөндөрдү эске алуу менен Мударибдин ФКМ алдындагы карызын төлөөгө багытталат.
- 3.2. Ушул келишимдин 1.2. пунктта көрсөтүлгөн, _____(бизнес-долбоордун натыйжаларын) сатып өткөрүүдөн түшкөн жана 3.1. пунктка ылайык бөлүштүрүүдөн кийинки акча каражаттарынын суммасы төмөнкү прапорция боюнча бөлүштүрүлөт:
- а) _____% ФКМге;
- б) _____% Мударибге.
- 3.3. Эгерде ушул келишимдин 1.2. пунктунда көрсөтүлгөн _____(бизнес-долбоордун) кымбаттоо жүрсө, анда ал төмөнкү тартипте каржылоого алынат:

- а) _____ (бизнес-долбоорду) бүткөрүү үчүн зарыл болгон сумманын _____% ФКМ тарабынан инвестицияланат;
- б) _____ (бизнес-долбоорду) бүткөрүү үчүн зарыл болгон сумманын _____% мудариб тарабынан инвестицияланат;
- 3.4. Эгерде ушул келишимдин 1.2. пунктунда көрсөтүлгөн _____ (бизнес-долбоордун) кымбаттоосу учурунда, тараптардын макулдашуусу боюнча жыйынтыктоочу сумма 3.1. жана 3.2. пунктарга тиешелүү корректировкалар менен, келишимге карата кошумча келишим түзүү менен 2.1.-пунктта аныкталат.
- 3.5. 3-главага ылайык бөлүштүрүлүүгө тийиш болгон суммаларды бөлүштүрүү Мудариб тарабынан _____ (бизнес-долбоордун натыйжаларын) же анын бөлүгүн _____ чегинде сатып өткөрүү жөнүндө келишим түзүлгөндөн кийинки 5 күн ичинде жүргүзүлөт.
- 3.6. Эгерде, келишимди аткаруунун жүрүшүндөгү чыгымдар Мударибдин күнөөсүнөн улам же укукка жатпаган аракеттеринин/аракетсиздигинин натыйжасында келип чыккан болсо, бул чыгымдар анын эсебинен жабылат. Мында ФКМ, келишим боюнча мурда берилген сумманы камсыздоонун (күрөөнүн) эсебинен, ал эми ал жетишсиз болгон учурда Мударибдин башка мүлкүнүн эсебинен алууга укуктуу. Күнөөсүнүн жоктугу Мудариб тарабынан тастыкталат.

4. ФКМдин укуктары жана милдеттери.

4.1. ФКМдин милдеттери:

- (а) Мударибге келишимде белгиленген тартипте (2.2., 2.3., 2.4. жана 2.5.-пунктар) макулдашылган сумманы берүү;
- (б) транш боюнча алынган акча каражаттардын чыгымдалышына контролдукту жүргүзүү;
- (в) жалпы көзөмөлдүк жана консультацияларды берүү менен гана чектелип, Мударибдин келишимди аткаруу боюнча күндөлүк ишине кийлигишпөө;
- (г) келишимдин 1.2.пунктунда көрсөтүлгөн _____ (бизнес-долбоордун натыйжалары) сатып өткөрүү баасын мударибге макулдашуу. Мында Тараптар, келишимдин 1.2.пунктунда көрсөтүлгөн _____ (бизнес-долбоордун натыйжалары), ушул келишимдин колдонуудагы мөөнөтү ичинде тараптардын өз ара макулдашкан баасы боюнча, бирок, товардын ар бир бирдиги үчүн _____ сомдон кем эмес баада сатылууга тийиш экендигине макул болушкан.

4.2. ФКМдин укуктары:

- (а) ФКМ укуктук маселелерди жана тиешелүү уюмдарды тартуу менен жүргүзүлүп жаткан курулушка экспертиза жүргүзүү боюнча маселелерди кошо алганда, ушул келишимдин ал тарабынан аткарылышынын жүрүшүндө Мударибге консультацияларды берип турууга укуктуу;
- (б) ФКМ алынган сумманын Мудариб тарабынан пайдаланылышына контролдук кылууга укуктуу;
- (в) ФКМ ушул келишимдин Мудариб тарабынан аткарылышына текшерүү жүргүзүүгө укуктуу, ошого байланыштуу Мудариб ал тарабынан талап кылынган кандай болбосун отчетторду ФКМге берип турат;
- (г) ФКМ келишимде аныкталган сумманы белгиленген мөөнөттө алууга укуктуу;
- (д) ФКМ, ушул келишимдин шарттары аткарылбаган учурда, берилген сумманы кайтарып берүүнү, анын ичинде күрөөнүн эсебинен кайтарып берүүнү Мударибден талап кылууга укуктуу.

5. Мударибдин укуктары жана милдеттери.

5.1. Мудариб төмөнкүлөргө милдеттүү:

- (а) келишим талаптарына ылайык иш алып барууга;
- (б) келишимдин максаттарына – максималдуу пайда алууга жетишүү үчүн бардык күч аракетин жумшоого;
- (в) стандарттардын, нормалардын жана башка эрежелердин, зарыл болгон талаптардын, ошондой эле акча каражаттарын сарптоонун финансылык тартибин сактоо максатында _____ (ишке ашырылган бизнес-долбоор) сапатына толук контролдук жүргүзүүгө;
- (г) келишим шарттарын аткаруу учурунда өз алдынча иштөөгө (колдо болгон эмгек ресурстары менен). Эгерде, келишим шарттарын аткаруу үчүн ишкердик чөйрөсүнө кирбеген кандайдыр бир башка аракеттерди көрүү зарылчылыгы келип чыкса, ал тиешелүү билим деңгээлине ээ же ушул келишим боюнча иштерди аткарууга лицензиясы же уруксат берүүчү документтери бар үчүнчү тарапты тартууга укуктуу;
- (д) келишим шарттарына жана мыйзам актыларындагы талаптарга, ал эми мындай шарттардын жана талаптардын жоктугу учурунда мурдатан колдонулуп келе жаткан ишкердик аракеттерге же адетте коюлуучу башка талаптарга ылайык, келишим шарттарын аткарууда, ошондой эле максатка жетүү үчүн ак ниеттүү жана алгылыктуу ыкмада иштөөгө;

- (е) ушул келишим шарттарына ылайык ФКМден алынган акча каражаттарын пайдаланууга. Келишимди аткаруунун жүрүшүндө Мудариб сунушталган акча каражаттарын ушул келишимде каралбаган максаттарга пайдаланууга укугу жок;
- (ж) ушул келишимдин аракеттенүүсү мезгили ичинде, келишим түзүшкөн тараптардын ортосунда бөлүштүрүлүүгө тийиш болгон пайданы аныктоого мүмкүндүк берген, ФКМден алынган жана келишим шарттарын аткаруу процессинде алынган акча каражаттарын (кирешени) пайдалануу эсебин жүргүзүү. Ал ушул келишимдин аткарылышына тиешелүү бардык сарптоолорду документардык түрдө эсепке алууга, ар бир айдын бешине чейин мурдагы ай үчүн түшкөн кирешелер жана кеткен чыгашалар жөнүндө отчет берип турууга тийиш;
- (з) ушул келишимдин 2.3. жана 2.5. пункттарында каралган, кийинки траншты алуунун алдында, өткөн траншты пайдалангандыгы жөнүндө ФКМди канааттандырган отчетту берүү;
- (и) келишимдин 1.2.пунктунда көрсөтүлгөн _____ (бизнес-долбоордун натыйжалары) сатып өткөрүү баасын ФКМге макулдашуу;
- (к) ушул келишим толугу менен аткарылып бүткөнгө чейин аны токтотууга жол бербөө;
- (л) _____ (бизнес-долбоордун натыйжалары) ишке ашырылгандыгы жөнүндө ФКМге 3 жумуш күнү ичинде маалымдоо.

5.2. Мударибдин укуктары:

- (а) келишимди аткаруунун жүрүшүндө өз алдынча, ФКМдин катышуусуз эле ишкердикти жүргүзүү, ошондой болсо да, Мудариб келишимди натыйжалуу аткаруу максатында, ФКМден консультация алып турууга милдеттүү;
- (б) ушул келишим шарттарын аткаргандыгы үчүн 3.2. пунктуна ылайык сыйакы алуу.

6. Келишим боюнча милдеттенмелердин аткарылышын камсыз кылуу ыкмалары.

- 6.1. Мудариб ушул келишим боюнча милдеттенмелердин тиешелүү түрдө аткарылышын камсыз кылуу максатында, ФКМге _____ күрөөгө коёт (мындан- ары текст боюнча «күрөөгө коюлган мүлк» же «күрөө предмети»).
- 6.2. Ушул келишим боюнча милдеттенмелерин аткара албай же тиешелүү деңгээлде аткарбаган Мудариб, бул жагдай күтүүсүз жагдайлардан

улам, б.а. чукул жана бөгөт коюуга мүмкүн болбогон учурлардан улам келип чыккандыгын далилдей албаса, жоопко тартылат.

- 6.3. Эгерде, келишим шарттарын аткаруу учурунда чыгым мударибдин күнөөсү боюнча, же укукка жатпаган аракеттеринен/аракеттенбей коюусунан улам келип чыкса, алардын орду мударибдин эсебинен жабылууга тийиш. Мында, инвестор мударибден келишим боюнча берилген акча каражаттарын камсыздоонун эсебинен алууга укуктуу, ал эми камсыздоо жетишсиз болгон шартта, мударибдин башка мүлкүнүн эсебинен ала алат. Мудариб күнөөсүнүн жоктугун далилдөөгө тийиш.

7. Милдеттенмелердин жана жоопкерчиликтердин бузулушу.

- 7.1. Мудариб тарабынан ушул келишим боюнча 5.1. пунктунда каралган пунктчалардын бузулушуна жол берилген шартта, Мудариб келишим боюнча милдеттенмелерин бузган деп эсептелет.
- 7.2. Ушул келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөрдү бузууга жол берген шартта Мудариб, ар бир мөөнөтүндө төлөнбөгөн күн үчүн карыздын суммасынан _____% өлчөмдө туум төлөйт, ал ФКМ тарабынан көрсөтүлгөн же кардардын ыңгайына жараша кайрымдуулук фондтун эсебине жөнөтүлөт.

8. Келишим боюнча милдеттенмелердин токтотулушу.

- 8.1. Тараптардын биринин демилгеси боюнча келишимди токтотуу тартиби.
- Келишим тараптарынын ар бири келишим айкын токтотулганга чейинки 10 күн мурда, экинчи тарапка маалымдоо менен бир тараптуу тартипте токтото алат, мында төмөнкү учурлар эске алынбайт:
- (а) эгерде Мудариб келишимди аткарууга киришип, ишкердиктин жүрүшүндө каражаттарды пайдалана баштаса;
 - (б) эгерде Тараптар келишим аракеттенүүчү мөөнөттү аныктаган болсо.
- 8.2. Милдеттенмелерди токтотуу үчүн башка негиздер:
- (а) келишим шарттарынын талаптагыдай аткарылбашы;
 - (б) тараптардын макулдашуусу;
 - (в) Мудариб ага сунушталган сумманын өлчөмүндө чыгым тартса жана ФКМ ага мурда берилген сумманы толугу менен Мударибдин камсыздоосунун эсебинен ордун толтурса, эгерде бардык чыгымдар Мударибдин күнөөсү боюнча же анын укукка жатпаган аракеттери/аракеттенбей коюусунан улам келип чыкса.

9. Келишим мөөнөтү жана аны токтотуу тартиби.

9.1. Келишим ага кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирет жана ушул келишимдин 1.2. пунктунда көрсөтүлгөн _____(бизнес-долбоордун натыйжалары) жүзөгө ашырылгандан жана сатып өткөрүүдөн алынган акча каражаттар ФКМге чегерилгенден кийин, же кошумча келишим түрүндөгү кат жүзүндө таризделген тараптардын макулдашуусу боюнча өз ишин токтотот.

Ушул келишимдин 1.2. пунктунда көрсөтүлгөн _____(бизнес-долбоор) сатып өткөрүү _____(бизнес-долбоор) аяктаган күндөн тартып ___ айдан ашпаган мезгил ичинде жүзөшө ашырылууга тийиш.

9.2. ФКМдин ушул келишим боюнча кайсы болбосун укугун жүзөгө ашырууга же коргоого жөндөмсүздүгү же алардын кечиктирилип жүзөгө ашырылышы, же болбосо ФКМ Мударибге каршы колдонушу мүмкүн болгон соттук коргоону жүзөгө ашыруу жөндөмсүздүгү же болбосо жүзөгө ашыруунун же өз укуктарын коргоонун кечиктирилиши, мындай укуктарга же соттук коргоого зыян келтирбейт жана кайсы болбосун укугун коргоодон баш тартуу катары түшүнүүгө болбойт.

10. Күтүлбөгөн жагдайлар (Форс-мажор).

10.1. Эгерде келишим боюнча кайсы бир милдеттенмелер аткарылбай калса же өз убагында аткарылбаса, Тараптардын бири дагы жоопкерчилик тартпайт жана көрсөтүлгөн милдеттенмелердин аткарылбай калышы же өз убагында аткарылбашы күтүлбөгөн жагдайларга (форс-мажор) шартталса жана алар ыйгарым укуктуу мамлекеттик же административдик органдар тарабынан кат жүзүндө тастыкталса, тарткан чыгымдардын ордун толтурууну же болбосо албай калган кирешелер үчүн компенсацияларды талап кылууга укуктары жок.

Мындай тастыктоону алуу мүмкүн болбогон шартта, форс-мажордук жагдайлардын орун алышын далилдөө милдети, бузууга жол берген тарапка жүктөлөт.

10.2. Форс-мажордук жагдайлар: жаратылыш кырсыктары (сел, жер титирөө, бороон, өрт жана башка жаратылыш жана техникалык кырсыктар), эпидемиялар, согуштук аракеттер, диверсиялар.

Мындай жагдайларда келишим боюнча кайсы бир милдеттенмени аткарбаган же өз убагында аткарбаган Тарап, экинчи Тарапка форс мажордук жагдайлардын башталгандыгы жана алардын кесепеттери жөнүндө токтоосуз билдирүүгө (башка Тарапка билдирүү же форс-мажордук жагдайларга тиешелүү маалыматтарды жөнөтүү менен) жана көрсөтүлгөн

жагдайлардан улам келип чыккан кандай болбосун терс натыйжаларды кыйла чектөө максатында, мүмкүн болгон бардык чараларды кабыл алууга милдеттүү.

- 10.3. Милдеттенмелерин аткарууга форс-мажордук жагдайлар тоскоол болгон Тарап, ал башталган күндөн тартып эсептелген 10 күндүк мөөнөттө бул тууралуу башка Тарапка билдирбесе, анда ошол Тарап белгиленген жагдайларга форс-мажор катары таянуу укугунан ажырайт, мында бул жагдайлар экинчи Тарапка кабарлоого мүмкүндүк бербеген учурлар эске алынбайт.
- 10.4. Эгерде форс-мажордук жагдайлар Тараптардын келишим түзүүсүн шарттаган максаттарын олуттуу жана орду толбос зыянга учуратуучу мүнөзгө ээ болсо же кайсы бир Тараптын келишим боюнча милдеттенмелерин аткаруусу катары менен алты айдан ашык мезгил ичинде өзгөчө кыйынчылыкка дуушар болсо, анда мындай жагдай башталгандан тартып бир ай ичинде же ошол жагдайлардан улам алар милдеттенмелерин алты ай бою аткара албаган шартта, Тараптар келишимдин андан аркы тагдыры жөнүндө биргелешип чечим кабыл алуулары тийиш.

11. Жөнгө салуучу мыйзам актылары жана талаш-тартыштарды жөнгө салуу.

- 11.1. Ушул келишим Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык жөнгө салынат жана түшүндүрүлөт.
- 11.2. Ушул келишим тараптарынын ортосунда келип чыгышы мүмкүн болгон кандай болбосун пикир келишпестиктер жана ушул келишимден келип чыккан, тараптардын макулдашуусу аркылуу жөнгө салынбаган бир тараптын башка бир тарапка койгон талабы, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык соттук тартипте чечилет.

12. Билдирүү.

- 12.1. Келишим үч нускада түзүлгөн жана кол коюлган, бирөө нотариалдык конторага жана тараптардын ар бирине бирден. Ушул келишимдин эки тараптын тең колтамгасы коюлган тексттеринин бардык нускалары бирдей юридикалык күчкө ээ.
- 12.2. Келишимге карата бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор жазуу жүзүндө кошумча келишим түрүндө түзүлөт жана аларга тараптардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн колтамгасы коюлууга тийиш.
- 12.3. Ар бир тарап ушул келишим боюнча берүүсү талап кылынган кайсы болбосун билдирүү же суроо-талап, кезектеги тастыктоосу менен жазуу жүзүндө болууга тийиш. Кайсы болбосун билдирүү же суроо-

талап аларды колдон-колго өткөрүүдө почта же башка байланыш каражаттары (телефакс, электрондук почта ж.б.) аркылуу 12.6-пункта көрсөтүлгөн дарекке же бул билдирүүнү же суроо-талапты жөнөткөн тарап белгилеген дарекке жөнөтүлсө, анда алар тиешелүү түрдө тапшырылган же аткарылган катары саналат.

12.4. Муну менен Тараптар, ушул келишимдин шарттары менен таанышкандыгын жана макул экендигин тастыкташат.

12.5. Жогоруда келтирилген 12.4. беренедө көрсөтүлгөн максаттарга жетүү үчүн тараптар төмөнкү даректерди сунушташкан

ФКМ:

Башкарманын
Төрагасы
(же ишеним
көрсөтүлгөн)

(колтамга, мөөр)

Мудариб:

Паспорт _____
берилген _____ ИИМ _____
№ _____ каттоо номери менен
жеке ишкердин катталгандыгы
тууралуу күбөлүк ОКПО _____

Дареги боюнча жашайт
_____ (колтамга, мөөр)

“Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобого карата
2-тиркеме

Мурабаха келишими
(үлгү)

Бишкек ш. 20__-жылдын «__» _____

_____ ылайык иш алып барган _____
_____ атынан, мындан ары «ФКМ»
деп аталуучу бир тарап жана _____ аты-
нан _____ ылайык иш алып барган,
мындан ары «Кардар» деп аталуучу _____ экинчи
тарап, биргелешип «Тараптар» деп аталуучулар

Кардардын буйрутмасы боюнча ФКМ ал үчүн

(товар сатуучу)

төмөнкү товарларды (мындан ары текст боюнча-товар) алып берүү аркылуу:

(товардын аталышы)

(товардын саны)

(товардын башка мүнөздөмөлөрү)

ислам принциптери боюнча каржылоону алууга жана бул Товарларды ФКМ кардарга мурабаха келишими боюнча андан ары сатуусуна билдирме менен ФКМге кайрылган жана Тараптар алдын ала өз ара кат алышып, анда, кардар бул Товарды кийинчерээк мурабаха келишими боюнча кардарга кайра сатуусу үчүн ФКМге сунуштап жана ага Товарды мурабаха келишими боюнча сатып алууга сөз бергендиги, ал эми ФКМ ал сунушту кабыл алуу менен Кардардын буйрутмасы боюнча ал үчүн ошол Товарды мурабаха келишими аркылуу сатып алууга милдеттенгендиктен, төмөнкүлөр жөнүндө ушул келишимди түзүштү:

1. ФКМ ушул келишим тартибине жана шарттарына ылайык Товарды сатат, ал эми кардар ушул келишимдин 5. пунктунда көрсөтүлгөн Товардын сатууга карата баасы боюнча бөлүп-бөлүп төлөп берүү шартында сатып алат. Мында ФКМ, Товардын баасы толугу менен төлөнгөнгө чейин кардардын финансылык абалын текшерип туруу укугун өзүнө калтырат.

2. Ажыратылган Товар менчик катары ФКМге тиешелүү болот жана ал азыркы учурга чейин эч кимге сатылган эмес, белекке берилген эмес, күрөөгө коюлган эмес, ижарага берилген эмес, кайтарымсыз пайдаланууга берилген эмес, талаш-тартышта (сотто) турбайт жана үчүнчү жактын укугу чегерилген эмес.

3. Ажыратылган Товар _____ учурдан тартып _____ күндүн ичинде, ФКМ тарабынан Кардарга кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча өткөрүлүп берилет.

Товарды кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына Тараптардын колу коюлган учурдан тартып, Товардын капилет кыйроого учурашы же бузулушу, ошондой эле алардын сакталышы жана кармалышына байланышкан бардык тобокелдиктер, Кардардын жоопкерчилигине өтөт, бул учурдан тартып ФКМ Товардын абалына жана сакталышына жооп бербейт.

4. Кардар, Товарды кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол коюу менен сатылып алынган Товардын сапатына жана абалына өзүнүн макулдугун билдирет. Кардар Товарды кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол койбой койгон шартта, ФКМ ушул келишим шарттарын аткаруудан баш тартууга, аны бир тараптуу бузууга, андан кийин Товарды үчүнчү жакка сатууга жана күрөө жөнүндө келишимге ылайык белгилүү бир тартипте күрөөгө коюлган мүлктөн өндүрүүнү жүргүзүүгө укуктуу.

5. Тараптардын макулдашуусу менен Товарды сатуу баасы _____ сом өлчөмүндө аныкталган, алардын ичинен:

а) _____ сом – ажыратылган Товардын ФКМ тарабынан сатылып алынышынын баасы,

б) _____ сом – Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган алымдардын, салыктардын жана жыйымдардын ФКМ тарабынан төлөнгөн суммасы,

в) _____ сом – ФКМ тарабынан Товардын сатылып алынышына жана ушул келишимдин түзүлгөндүгүнө байланыштуу келип чыккан, ФКМдин чыгашаларынын суммасы,

г) _____ сом – баага кошулган сумма.

6. Кардар тарабынан ФКМге Товардын баасын бөлүп-бөлүп төлөп берүү шарты менен ушул келишимге Тараптардын колу коюлган учур-

дан тартып _____ ай ичинде, үзгүлтүксүз төлөө аркылуу төлөө графигине ылайык жүргүзүлөт. Кардар төлөмдөрдү ушул келишим боюнча төлөө графигине ылайык, ФКМдин кассасына накталай же анын эсебине ай сайын чегерүү аркылуу киргизет. Мында, акыркы эсептешүү 20__ « ____» _____ чектирилбестен жүргүзүлөт.

7. Тараптар акыркы эсептешүү жүргүзүлгөн учурдан тартып, бири-бирине доосун артышпайт. Мында Тараптарга, эгерде алардын ортосунда талаш-тартыш келип чыккан болсо, Товардын ушул келишимде көрсөтүлгөн баасы баштапкы баа болуп саналаары билдирилген.

8. Кардардын ушул келишим боюнча милдеттенмелеринин тиешелүү түрдө аткарылышы, келишим Тараптарынын жана _____ (мындан ары текст боюнча- «Күрөө жөнүндө келишим») ортосунда түзүлгөн _____ № _____ күрөө жөнүндө келишим менен камсыз болот.

9. Кардар тарабынан ушул келишимде каралган милдеттенмелер аткарылбай калган же талаптагыдай аткарылбаган учурларда ФКМ, күрөө жөнүндө келишимге ылайык белгиленген тартипте күрөөгө коюлган мүлктөн өндүрүүнү жүргүзүүгө укуктуу. 10. Келишим, Тараптардын колу коюлган учурдан тартып күчүнө кирет. Товарга менчикке укук Тараптар тарабынан Товарды кабыл алуу- өткөрүп берүү актысына кол коюлган учурдан тартып, ФКМден Кардарга өтөт.

11. Кардар бөлүп-бөлүп төлөп берүү шартында сатылган кезектеги төлөмдү төлөө графигинде белгиленген мөөнөттө төлөбөгөн шартта, ал карыздын суммасынан _____%, бирок каржылоо суммасынан 20% ашпаган өлчөмдө, ар бир мөөнөтүнөн өткөрүлгөн күн үчүн үстөк айып төлөйт, ал ФКМ тарабынан көрсөтүлгөн же кардардын ыңгайына жараша коомдук кайрымдуулук фондунун дарегине кайрымдуулук максаттары үчүн жөнөтүлөт.

12. Келишимдин мазмуну Тараптарга түшүндүрүлгөн, келишимдин бардык шарттары менен Тараптар таанышышты жана макул болушту.

13. Тараптар ушул келишим кол коюу үчүн даярдалган тилде сүйлөй алышаарын, ишке жөндөмдүүлүктөрүн жоготуша электигин, ушул келишимдин маңызын түшүнүүгө жолтоо болуучу оорулардан алыс экендиктерин, ошондой эле өзүлөрүнө пайда алып келбеген бүтүмдөргө келишүүгө мажбурлаган жагдайлардын жок экендигин тастыкташат.

14. Ушул келишимди түзүүгө байланышкан бардык чыгашаларды _____ көтөрөт.

15. Келишим _____ тилде, Тараптардын ар бирине бирден, 2 нускада түзүлгөн. Бардык нускалар бирдей юридикалык күчкө ээ.

Колтамгалар:

1. _____
2. _____

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 23-октябрындагы N 39/10 токтому**

**Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында
№5/7, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде
2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн
«Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү
тууралуу» токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду
киргизүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн «Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомго сунуш кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.
2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
3. Юридика башкармалыгы:
 - бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жайгаштырсын;
 - расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн.
4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Асанкожоева З.М.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк
Башкармасынын 2013-жылдын
«23» октябрындагы № 39/10
токтомуна тиркеме

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №5/7 «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомго өзгөртүүлөр жана толуктоолор

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №5/7 «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом менен бекитилген «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Жобонун 5.6-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«Банктын уюштуруучулары (акционерлери) уставдык капиталды алгач түзүү учуру сыяктуу эле, анын өлчөмүн кийинчерээк көбөйтүүдө да (дивиденддер аркылуу көбөйтүүсүн эске албаганда) банк-резиденттердин же банктык эсептеринен которуу аркылуу акча каражаттарын уставдык капиталга нак эмес формада гана ишке ашырууга милдеттүү.

Уставдык капиталды алгач түзүү учуру сыяктуу эле, аны кийинки көбөйтүүдө акча каражаттарын уюштуруучулар (акционерлер) үчүн башка жактар тарабынан салынышына жол берилбейт. Карыз алуу келишиминин алкагында алынган каражаттарды, кредиттерди же ага теңештирилген каражаттарды кошо алганда, уюштуруучунун (акционерлердин) каражаты Кыргыз Республикасына чет өлкө банктарынан (Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан туунду банктарды башкы банктар аркылуу капиталдаштыруусун эске албаганда) которулган учурда, анда мындай банктар «Standard & Poor's» (АКШ) рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «BBB» категориясынан төмөн болбогон узак мөөнөткө каралган кредиттик рейтингге же Moody's Investors Service (АКШ) боюнча «Baa» категориясынан төмөн болбогон узак мөөнөткө каралган кредиттик рейтингге же Fitch-IBCA «BBB» категориясынан төмөн болбогон узак мөөнөткө каралган кредиттик рейтингге же Capital Intelligence, Japan Credit Rating Agency (JCR), Dominion

Bond Rating Service (DBRS), Rating & Investment Information (R&I) рейтингдик агенттиктери тарабынан жогорудагыларга барабар ыйгарылган, же болбосо, которуучу банк жайгашкан өлкөнүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарында аккредитацияланган жана коюлган рейтингди которуучу банк жайгашкан өлкөнүн борбордук (улуттук) банкы тарабынан таанылган улуттук рейтингдик агенттиктери тарабынан жогорудагыларга барабар ыйгарылган кредиттик рейтингге ээ болууга тийиш.

Ушул пункттун максаттарына жетишүү үчүн:

1) Чет өлкө банктары дегенден улам, банктар-жөнөтүүчүлөрдү гана түшүнүү зарыл. Банк-корреспонденттер (транзиттик банктар, ортомчу банктар бул аныктамага кирбейт).

2) Карыз алуу келишиминде карыздык каражаттар банктын акцияларын сатып алуу үчүн гана каралган деп көрсөтүлүүгө тийиш».

**Постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики № 39/4 от 23 октября 2013г.**

«О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики»

В целях приведения нормативных правовых актов Национального банка в соответствие со статьями 1, 2 и 3 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» №60 от 26 апреля 2013 г., руководствуясь статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в следующие нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики:
 - Временные правила регулирования деятельности микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики, утвержденные постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №4/2 от 19 февраля 2003 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 г., регистрационный номер 29-03;
 - Положение о предупредительных мерах и санкциях, применяемых Национальным банком Кыргызской Республики к микрофинансовым организациям, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №16/3 от 19 мая 2005 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 27 июня 2005 г., регистрационный номер 90-05;
 - Правила регулирования деятельности кредитных союзов в Кыргызской Республике, утвержденные постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №14/2 от 4 мая 2005 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 6 июня 2005 г., регистрационный номер 73-05;
 - Положение о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №50/7 от 23 декабря 2009 г.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:
 - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 - после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения Ассоциации микрофинансовых организаций, микрофинансовых организаций, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», Ассоциации кредитных союзов и кооперативов Кыргызстана, Национального союза кредитных союзов и кооперативов Кыргызстана и кредитных союзов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Чокоева З.Л.

Председатель

Асанкожоева З.М.

Приложение к постановлению
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
№ 39/4 от «23 » октября 2013 г.

Изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики

1. Внести во Временные правила регулирования деятельности микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики, утвержденные постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №4/2 от 19 февраля 2003 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 марта 2003 г., регистрационный номер 29-03, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Целью деятельности микрофинансовых компаний является предоставление населению доступных услуг по микрофинансированию для содействия в преодолении бедности, повышения уровня занятости, содействия развитию предпринимательства и социальной мобилизации населения Кыргызской Республики.

При этом микрофинансовая компания вправе преследовать и иные цели, определенные ее учредительными документами и не противоречащие действующему законодательству Кыргызской Республики.»;

2) пункт 1.6. изложить в следующей редакции:

«1.6. Микрофинансовые компании осуществляют операции по микрокредитованию и привлечению вкладов в национальной валюте Кыргызской Республики, а также в иностранной валюте при наличии дополнительной лицензии (указания в лицензии) Национального банка и другие операции, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.»;

3) пункт 1.7. изложить в следующей редакции:

«1.7. Микрофинансовые компании оформляют выдачу микрокредитов заемщикам кредитным договором в соответствии с требованиями законодательства, в том числе под субсидиарную или солидарную ответственность группы лиц.»;

4) пункт 1.9. изложить в следующей редакции:

«1.9. Микрофинансовая компания осуществляет внутренний аудит с тем, чтобы проверить достоверность счетов, проверить и оценить адекватность и эффективность своей системы внутреннего контроля в соответствии

с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также оценить подверженность определенным, свойственным исключительно микрофинансовой компании, рискам, не предусмотренным нормативными правовыми актами Национального банка. Для этого микрофинансовая компания обязана создать свою службу внутреннего аудита.»;

5) пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1. Микрофинансовые компании не имеют права:

1) выдавать кредиты на приобретение ценных бумаг, выпущенных самой МФК, а также принимать их в качестве залога;

2) выдавать поручительства;

3) выдавать гарантии в размере, превышающем в совокупности с микрокредитом (лизингом) норматив максимального размера кредита на одного заемщика;

4) осуществлять иные банковские операции и сделки, определенные законодательством Кыргызской Республики, кроме операций и сделок, предусмотренных Законом «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике»;

5) осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

6) выдавать аккредитивы, осуществлять операции с драгоценными металлами и доверительное управление имуществом.»;

6) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«4.1. Микрофинансовые компании не имеют права:

1) выдавать кредиты на приобретение ценных бумаг, выпущенных самой МФК, а также принимать их в качестве залога;

2) выдавать поручительства;

3) выдавать гарантии в размере, превышающем в совокупности с микрокредитом (лизингом) норматив максимального размера кредита на одного заемщика;

4) осуществлять иные банковские операции и сделки, определенные законодательством Кыргызской Республики, кроме операций и сделок, предусмотренных настоящим Законом;

5) осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

6) выдавать аккредитивы, осуществлять операции с драгоценными металлами и доверительное управление имуществом.»;

7) Дополнить пунктом 4.2.-2. следующего содержания:

«4.2.-2. Микрофинансовые компании имеют право привлекать только срочные вклады от физических и юридических лиц на срок не менее 30 дней.»;

8) Пункт 5.9. изложить в следующей редакции:

«5.9. Размер инвестиций в негосударственные долговые ценные бумаги.

Общий размер инвестиций МФК в негосударственные долговые ценные бумаги не должен превышать 50% размера собственного капитала МФК.»;

9) В Приложении в таблице «Форма по исполнению экономических нормативов для МФК, лицензируемых Национальным банком» строку «Размер инвестиций в ценные бумаги Правительств и Централных банков других государств» исключить.

2. Внести в Положение о предупредительных мерах и санкциях, применяемых Национальным банком Кыргызской Республики к микрофинансовым организациям, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №16/3 от 19 мая 2005 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 27 июня 2005 г., регистрационный номер 90-05, следующие изменения и дополнения:

1) В пункте 1.2. после слов «(далее по тексту «лицензия»)» дополнить словами «и к должностным лицам МФО»;

2) В пункте 1.4. после слов «в отношении МФО» дополнить словами «и их должностных лиц»;

3) В пункте 2.1. в абзаце первом после слов «применяемые к МКА и МКК» дополнить словами «и к их должностным лицам»;

4) Пункт 2.4. после слов «в деятельности МФО,» дополнить словами «нарушении МФО прав и законных интересов потребителей, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике» и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики,»;

5) В пункте 3.7. в абзаце втором слова «и/или финансовому лизингу» исключить;

6) Последний абзац пункта 4.16. изложить в следующей редакции:

«- применение процедуры банкротства в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике» и законодательством Кыргызской Республики о банкротстве, в том числе банкротстве банков.»;

7) В пункте 4.18.:

- последний абзац изложить в следующей редакции:

«Отзыв лицензии МФК влечет ее ликвидацию, осуществляемую в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;

- в конце дополнить абзацем следующего содержания:

«Ликвидация МФК, имеющих право на прием срочных вкладов, осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о ликвидации и банкротстве банков.».

3. Внести в Правила регулирования деятельности кредитных союзов в Кыргызской Республике, утвержденные постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №4/2 от 4 мая 2005 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 6 июня 2005 г., регистрационный номер 73-05, следующее дополнение:

Дополнить пунктами 1.3.-1. – 1.3.-2. следующего содержания:

«1.3.-1. При наличии лицензии Национального банка на осуществление операций в иностранной валюте с участниками кредитного союза, для кредитных союзов, имеющих лицензию на привлечение депозитов, устанавливаются лимиты:

- чистой валютной позиции по каждой иностранной валюте;
- суммарной валютной позиции.

Порядок расчета лимитов валютной позиции определяется Национальным банком.

1.3.-2. Кредитные союзы могут осуществлять операции (сделки) по обмену иностранной валюты с физическими и юридическими лицами при наличии соответствующей лицензии Национального банка. При этом операции (сделки) по обмену иностранной валюты должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, а также требованиями других нормативных правовых актов Кыргызской Республики.».

4. Внести в Положение о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №50/7 от 23 декабря 2009 г., следующее дополнение:

Подпункт 3.2.1. пункта 3.2. дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«- валюту кредита;».

**Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 39\5 от 23 октября 2013г.**

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики №52/4 от 30
июня 2010 года «О некоторых нормативных правовых актах
Национального банка Кыргызской Республики»**

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № 52/4 от 30 июня 2010 года.
2. Юридическому управлению:
 - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 - после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
3. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, Государственного банка развития Кыргызской Республики, специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Чокоева З.Л.

Председатель

Асанкожоева З.М.

Приложение к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
№ 39/5 от «23» октября 2013 г.

Изменения и дополнения в постановление Правления Национального
банка Кыргызской Республики №52/4 от 30 июня 2010 года «О некоторых
нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской
Республики»

Внести в Положение о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики №52/4 от 30 июня 2010 года, следующие изменения и дополнения:

1. Абзац четвертый пункта 41 раздела 4 после слова *«процентная ставка»* дополнить словами *«в годовом исчислении»*.
2. В пункте 44 раздела 4 слова *«, на основании которой банк будет отслеживать соответствие деятельности заемщика с представленными бизнес-планом, прогнозом движения средств и предполагаемым графиком погашения кредита»* заменить словами *«и/или других финансовых документов, подтверждающих использование заемщиком кредита по целевому назначению»*.
3. В пункте 48 раздела 4 слова *«(бланковыми)»* исключить.
4. В пункте 61 раздела 4 после слов *«считаются бланковыми,»* дополнить словами *«за исключением овердрафтов по платежным картам в рамках зарплатных проектов,»*.
5. Абзац пятый пункта 69 раздела 5 исключить.

**Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 39\6 от 23 октября 2013г.**

**О внесении изменений и дополнения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики N 37/2 от 12 сентября
2012 года «Об утверждении Инструкции по предоставлению
коммерческими банками Кыргызской Республики клиентам
индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей»**

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнение в Инструкцию по предоставлению коммерческими банками Кыргызской Республики клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей, утвержденную постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики N 37/2 от 12 сентября 2012 года.
2. Юридическому управлению:
 - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 - после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
3. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Чокоева З.Л.

Председатель

Асанкожоева З.М.

Приложение к постановлению Правления Национального банка
Кыргызской Республики
№ 3916 от «23 » октября 2013 г.

Изменения и дополнение в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики N 37/2 от 12 сентября 2012 года «Об утверждении Инструкции по предоставлению коммерческими банками Кыргызской Республики клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей»

Внести в Инструкцию по предоставлению коммерческими банками Кыргызской Республики клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей, утвержденную постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики N37/2 от 12 сентября 2012 года, следующие изменения и дополнение:

1. Пункт 6 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Примечание. По договорам хранения, заключенным до вступления в силу настоящей Инструкции и действующим в настоящее время, банку необходимо получить информацию о Ф.И.О. бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), а также копию документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника (выгодоприобретателя), если он не является клиентом.»
2. В предложении первом абзаце первого пункта 10 слова *«Предварительно, до заключения договора хранения между банком и клиентом, банк»* заменить словами *«Банк,»*.
3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Если сейф банка снабжен замком на 1 механический ключ, который передается клиенту, то банк каждый раз после сдачи клиентом сейфа должен заменять данный замок.»
4. В абзаце втором пункта 28 слова *«член Правления банка, уполномоченный согласно внутренним документам банка курировать вопросы, касающиеся представления клиентам сейфов для хранения ценностей»* заменить словами *«руководитель подразделения/филиала банка, в котором производится вскрытие, обыск или выемка предметов, хранящихся в сейфе, а также наложение ареста на эти предметы.»*
5. В пункте 33 слова *«Правления банка»* заменить словами *«Правлению банка или лицу, уполномоченному курировать вопросы, касающиеся представления клиентам сейфов для хранения ценностей,»*.

**Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 39\7 от 23.10.13г.**

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики № 36/2 от 29 августа
2012 года «Об утверждении Положения «Об отдельных сделках/
операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний
Кыргызской Республики с недвижимостью»**

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение «Об отдельных сделках/операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с недвижимостью», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № 36/2 от 29 августа 2012 года.
2. Юридическому управлению:
 - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 - после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, Государственного банка развития Кыргызской Республики и Ассоциации микрофинансовых организаций.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Чокоева З.Л.

Председатель

Асанкожоева З.М.

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка Кыргызской Республики
№39/7 от 23 октября 2013г.

**Изменения и дополнения
в Положение «Об отдельных сделках/операциях коммерческих
банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики
с недвижимостью», утвержденное постановлением Правления
Национального банка Кыргызской Республики № 36/2 от 29 августа
2012 года**

Внести в Положение «Об отдельных сделках/операциях коммерческих банков и микрофинансовых компаний Кыргызской Республики с недвижимостью», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики N36/2 от 29 августа 2012 года, следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 20:

а) слова «ориентировочных затрат» заменить словами «ориентировочных расходов»;

б) слова «и без учета затрат, связанных с принятием недвижимости на баланс банка (затраты по юридическому оформлению недвижимости, организацию торгов и других затрат).» исключить;

в) пункт дополнить предложением следующего содержания:

«При этом не учитываются затраты, связанные с принятием вышеуказанной недвижимости на баланс банка (по юридическому оформлению недвижимости, организации торгов и других затрат), данные затраты учитываются в соответствии пунктом 25 данного Положения.»;

2. Пункт 22 изложить в следующей редакции:

«Превышение суммы, учтенной в категории «Прочая собственность», над задолженностью по кредиту должно быть признано как обязательство банка по возврату излишков денежных средств залогодателю в случае продажи недвижимости.»;

3. В пункте 27:

а) абзац первый после слов «При принятии» дополнить словами «в рамках внесудебного порядка взыскания заложенного имущества»;

б) в подпункте а) слово «стоимость» заменить словами «справедливая стоимость»;

в) пункт дополнить абзацем следующего содержания:

«Принятие недвижимости в категорию «Прочая собственность» банком в рамках судебного порядка взыскания заложенного имущества, производится в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;

4. Подпункт б) пункта 31 дополнить словами следующего содержания: «, включая анализ платежеспособности»;

5. В пункте 37 после слов «дочерних компаний банка» дополнить словами «, материнских компаний,»;

6. Дополнить Положение пунктом 37-1. следующего содержания:

«Банки со стопроцентным участием государства в капитале могут сдавать в аренду неиспользуемые ими банковские помещения, перешедшие в их собственность до реорганизации в банк, до реализации контрольного пакета акций банка иным лицам.».

**Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 3918 от 23 октября 2013г.**

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики №51/6 от 28
декабря 2009 года «О некоторых нормативных правовых актах
Национального банка Кыргызской Республики»**

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики №51/6 от 28 декабря 2009 года «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики».
2. Установить, что действие Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики № 51/6 от 28 декабря 2009 года распространяется на ЗАО «ЭкоИсламикБанк» при осуществлении им операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования в рамках пилотного проекта.
3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики от 28 декабря 2009 года N 51/6 «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней после официального опубликования.
5. Юридическому управлению:
 - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 - после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
6. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Чокоева З.Л.

Председатель

Асанкожоева З.М.

Утверждено
постановлением Правления НБКР
№ 39/8 от 23 октября 2013г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики №51/6 от 28 декабря 2009 года «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики»

Внести в Положение о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 28 декабря 2009 года №51/6, следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1 слова *«исламские банки и на банки, имеющие «исламское окно»* заменить словами *«банки, микрофинансовые компании, имеющие право на привлечение депозитов и осуществляющие деятельность в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования»*.
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью настоящего Положения является установление минимальных требований по классификации активов и забалансовых обязательств, размещенных/принятых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования (далее - активы), а также по созданию соответствующих резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков (далее по тексту - РППУ) в целях регулирования и надзора.»
3. В пункте 5 после слова «клиентом» дополнить словами «/партнером/ поставщиком (далее - клиент)».
4. В пункте 16 слова *«Один или совокупность»* заменить словом *«Совокупность»*.
5. Главу 3 дополнить пунктами 17¹ и 17² следующего содержания:
«17¹. При проведении классификации активов банковской группы, предоставленных одному и тому же клиенту или группе связанных клиентов, необходимо учитывать классификацию данных активов, проведенную каждым из участников банковской группы и классифицировать данные активы по наихудшей из категорий классификации, проведенной каждым участником банковской группы по данным активам.

17². При проведении классификации активов банком должно быть учтено соблюдение клиентом условий договора по любому другому активу, несущему в себе кредитный риск/кредиту, в случае, если у клиента имеется непогашенная задолженность перед другими финансово-кредитными учреждениями. В связи с этим необходимо отслеживать наличие у клиента других активов, несущих в себе кредитный риск/кредитов, и в других финансово-кредитных учреждениях на момент рассмотрения заявки, используя информацию, получаемую от клиента, через кредитно-информационное бюро, или иным доступным способом в рамках законодательства Кыргызской Республики. В дальнейшем, в процессе мониторинга актива, необходимо учитывать информацию, получаемую от клиента, о наличии у него активов, несущих в себе кредитный риск/кредитов и полученных в других финансово-кредитных учреждениях, а также информацию о соблюдении им условий договора по данным активам. Договором финансирования/кредитным договором должна быть предусмотрена обязанность предоставления клиентом не реже, чем 1 раз в полгода, указанной информации во время действия договора. При этом все финансово-кредитные учреждения обязаны предоставлять в течение 3-х рабочих дней по запросу клиента информацию о получении актива, несущего в себе кредитный риск/кредита, и о соблюдении клиентом условий договора для ее предоставления в другое финансово-кредитное учреждение.».

6. Пункт 23 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«- наличие первой реструктуризации актива».
7. Пункт 24 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:

«- невыполнение клиентом - физическим лицом, в том числе, являющимся индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, условий договора более 30 дней по любому другому активу, несущему в себе кредитный риск, за исключением активов, профинансированных по целевым государственным программам Правительства Кыргызской Республики в данном банке и/или другом финансово-кредитном учреждении;

- невыполнение супругом (ой), родителями и детьми клиента - физического лица, в том числе, являющегося индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, условий договора более 30 дней по активам, несущим в себе кредитный риск, перед данным банком и/или другими финансово-кредитными учреждениями, за исключением активов, профинансированных по целевым государственным программам Правительства Кыргыз-

ской Республики, при условии, что источник погашения всех вышеуказанных активов один и тот же. При этом под одним и тем же источником погашения активов, несущих в себе кредитный риск, понимается совокупный доход вышеуказанных лиц, учтенный финансово-кредитным учреждением при принятии решения о выдаче актива, включая доход от предпринимательской деятельности.

Примечание: Признаки, указанные в абзацах десятом и одиннадцатом настоящего пункта, не распространяются на овердрафты в рамках зарплатных проектов.».

8. Наименование главы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Отдельные случаи классификации».
9. Главу 5 дополнить пунктом 27¹ следующего содержания:
«27¹. В случае, если клиент - физическое лицо, в том числе, являющийся индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, имеет в банке несколько активов, несущих в себе кредитный риск, то ко всем его активам применяется классификация, которая присвоена по его активу с наибольшей задолженностью, если эта классификация является наихудшей.».
10. В пункте 33 слово «Реструктуризированные» заменить словами «Повторно реструктуризированные».
11. В пункте 33 слово «заемщика» заменить словом «клиента».
12. Положение дополнить главой 10¹ следующего содержания:
*«10¹. Классификация трансграничных активов и активов, которые обеспечены залогом, находящимся за пределами Кыргызской Республики
«43¹. Трансграничные активы и активы, которые обеспечены залогом, находящимся за пределами Кыргызской Республики, при их выдаче классифицируются как активы под наблюдением.
43². Как активы под наблюдением классифицируются также активы, по которым залог, находящийся за пределами Кыргызской Республики, не является единственным обеспечением, но качество и стоимость залога, включая его соотношение к размеру актива, несущего в себе кредитный риск, на территории Кыргызской Республики, не удовлетворяет соответствующим требованиям Национального банка Кыргызской Республики и внутренним политикам банков.».*
13. В пункте 50 четвертое предложение изложить в следующей редакции:
«Проверка может быть произведена как за счет внутренних ресурсов банка, так и с помощью привлеченных внешних экспертов.».

**Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 3919 от 23 октября 2013г.**

Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к типовым договорам микрофинансовых организаций и кредитных союзов, заключаемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования».

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «О минимальных требованиях к типовым договорам микрофинансовых организаций и кредитных союзов, заключаемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней после официального опубликования.
3. Юридическому Управлению:
4. - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
5. - после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
6. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения микрофинансовых организаций и кредитных союзов.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Чокоева З.Л.

Председатель

Асанкожоева З.М.

Утверждено
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
№ 39/9 от 23 октября 2013 г.

Положение «О минимальных требованиях к типовым договорам микрофинансовых организаций и кредитных союзов, заключаемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования».

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», «О кредитных союзах», «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике» и нормативными правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики.

Настоящее Положение распространяется на микрофинансовые организации и кредитные союзы, имеющие лицензию (свидетельства) Национального банка Кыргызской Республики на проведение операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования (далее - ФКУ).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целью настоящего Положения является стандартизация типовых договоров, заключаемых между ФКУ и клиентом по сделкам, соответствующим исламским принципам банковского дела и финансирования.

2. В настоящем Положении используются определения, изложенные в Законах Кыргызской Республике «О кредитных союзах», «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике» и в нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики.

3. Типовые договоры, заключаемые в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, должны соответствовать следующим требованиям:

- а) соответствие стандартам Шариата:
- б) свобода заключения договоров:
- г) правомерность договоров:
- д) в договоре, как минимум, должно указываться:

- наименование сторон;
 - предмет договора;
 - срок действия договора;
 - основные условия предоставления финансирования, в том числе с указанием целевого назначения, суммы, вознаграждения, порядка и срока погашения, вида обеспечения;
 - права и обязанности заемщика, в том числе при неисполнении или ненадлежащего исполнения принятых им обязательств по договору;
 - права и обязанности ФКУ;
 - право клиента на досрочное погашение долга в любое время, без каких-либо штрафных санкций, при условии уведомления об этом ФКУ не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата;
 - если предметом договора является производство товара в будущем, то договор должен предусматривать точное описание свойств товара и срок его изготовления;
- е) условия договора не должны нарушать право собственности третьего (-их) лица;ж) действия, вытекающие из условий договора, не должны противоречить законодательству Кыргызской Республики и стандартам Шариата.з) договоры не должны предусматривать получение сторонами процентного дохода;
- и) договор не может быть заключен, если в нем содержится неопределенность (неясность) в отношении вида, количества предмета договора, а также неопределенность (неясность) в отношении срока договора;к) не допускается заключение договоров, связанных с азартными играми, производством и продажей мясных продуктов содержащих свинину, оружием и боеприпасами, а также иными видами предпринимательской деятельности, запрещенных Шариатским Советом ФКУ, а также законодательством Кыргызской Республики;
- л) договоры должны предусматривать исключение спекулятивного характера сделки, что запрещается стандартами Шариата;м)в случае, если условия договора предусматривают получение прибыли, то договор должен предусматривать порядок распределения прибыли между сторонами.

4. ФКУ по своему усмотрению может внести не противоречащие настоящему Положению и стандартам Шариата дополнительные условия в типовый договор, заключаемый в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования.

5. ФКУ вправе утвердить в установленном порядке виды типовых дого-

воров, заключаемых по отдельным операциям, соответствующим исламским принципам банковского дела и финансирования.

6. Все виды типовых договоров, заключаемых ФКУ в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, должны быть согласованы в установленном порядке с Шариатским советом ФКУ.

7. В случае досрочного погашения клиентом финансирования и при условии уведомления об этом ФКУ не менее чем за тридцать дней до дня такого погашения, ФКУ не вправе взыскивать с клиента штрафные санкции.

8. Шрифт, используемый в договоре со всеми приложениями, должен быть одинаковым по всему тексту договора. Размер шрифта должен быть не менее 12.

9. За нарушение настоящего положения ФКУ будет нести ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Глава 2. ВИДЫ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ИСЛАМСКИМИ ПРИНЦИПАМИ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ФИНАНСИРОВАНИЯ.

§1. Договор мудараба

10. Договор мудараба может быть заключен в виде:

- а) договора по ограниченной/специальной мударабе, в случае если инвестор имеет право устанавливать перечень активов или объектов для инвестирования мударибом. При этом на каждый объект инвестирования заключается отдельный договор между мударибом и инвестором;
- б) договора по неограниченной/общей мударабе, в случае если мудариб вправе использовать предоставленные средства по своему усмотрению.

11. Сторонами договора мудараба выступают мудариб и инвестор. ФКУ может выступить как в качестве инвестора, так и в качестве мудариба. МФО, не привлекающие депозиты, формируют источники финансирования (привлеченные средства) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

12. Договор мудараба должен предусматривать запрет на нецелевое использование денежных средств, включая выдачу займов третьим лицам.

13. В договоре мудараба обязательно должен быть указан перечень документов, на основании которых стороны вправе подписать договор.

14. Договор мудараба должен предусматривать права и обязанности сторон.

14.1. Права и обязанности инвестора предусматривают:

- обязанность инвестора действовать в соответствии с условиями договора;
- обязанность инвестора предоставить мударибу денежные средства в сроки, установленные в договоре;
- право инвестора производить контроль за расходованием предоставленных им денежных средств;
- обязанность инвестора не вмешиваться в текущую деятельность мудариба по исполнению договора, ограничиваясь мониторингом и консультациями;
- право инвестора консультировать мудариба в ходе выполнения им договора, включая правовые вопросы;
- право инвестора проверять ход выполнения мударибом договора, в связи с чем мудариб предоставляет инвестору любые отчеты, которые может запросить последний;
- право инвестора получать прибыль в сроки, установленные в договоре;
- право инвестора досрочно потребовать у мудариба возврата предоставленной по договору суммы, в том числе, за счет предоставленного мударибом обеспечения, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора мудараба.

14.2. Права и обязанности мудариба предусматривают:

- обязанность мудариба действовать в соответствии с условиями договора;
- обязанность мудариба предпринимать все необходимые усилия для достижения цели договора – получения максимальной прибыли;
- обязанность мудариба вести полный контроль за качеством реализуемого бизнес-проекта в целях соблюдения необходимых требований стандартов Шариата и условий договора, а также финансовой дисциплиной расходования денежных средств;
- обязанность мудариба действовать лично (с участием имеющих у него трудовых ресурсов) в ходе выполнения договора. В случае если для выполнения договора необходимо выполнение работ, выходящих за пределы деятельности/компетенции мудариба, последний вправе привлечь третьих лиц, имеющих необходимые знания либо лицензии и разрешительные документы для выполнения работ по настоящему договору;
- обязанность мудариба действовать добросовестно и тем способом,

который является наилучшим для выполнения договора и достижения цели, в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями;

- право мудариба использовать денежные средства, полученные от инвестора только на те цели, которые предусмотрены договором мудараба;
- обязанность мудариба вести учет использования полученных от инвестора и получаемых в процессе выполнения договора денежных средств (доход), позволяющий в течение действия договора мудараба определять полученную прибыль, подлежащую распределению между сторонами договора. Мудариб должен документально вести учет всех затрат, касающихся исполнения договора мудараба;
- право мудариба самостоятельно, без участия инвестора вести предпринимательскую деятельность в ходе выполнения договора, при этом мудариб может консультироваться с инвестором в целях эффективного выполнения договора мудараба;
- право мудариба получить вознаграждение согласно договору мудараба.

15. Срок действия и исполнения договора определяются сторонами.

16. Договор должен предусматривать возможность инвестора получить в обеспечение предоставленных средств (залог) от мудариба, а также право инвестора взыскать предмет обеспечения в счет покрытия убытков в случае неправомерных действий, небрежного отношения или нарушения договора мударибом, в результате которых возникли убытки.

17. Договор мудараба должен предусматривать условия относительно того, что прибыль каждой из сторон договора определяется в долевом (процентном соотношении) от прибыли, полученной мударибом в ходе использования средств, предоставленных инвестором.

18. В договор мудараба в обязательном порядке должны быть включены следующие условия:

- а) в случае, если в результате выполнения договора мудариб не только не получил прибыль, но и получил убытки, инвестор несет убытки в размере предоставленной суммы денежных средств, а мудариб в таком случае не получает вознаграждение за свой труд. Данное правило распределения убытков действует, если убытки возникли не по вине мудариба;
- б) в случае возникновения убытков в результате виновных или неправомерных действий/бездействия мудариба, убытки должны быть возмещены за счет мудариба. При этом инвестор вправе получить

от мудариба переданные по договору денежные средства в счет обеспечения, а в случае недостаточности обеспечения - за счет иного имущества мудариба;

в) в договоре следует указать приоритетный порядок погашения актива, несущего в себе кредитный риск, по которому не выполняются условия договора.

19. Договор мудараба должен предусматривать возможность его расторжения в следующих случаях:

а) по окончании срока действия договора;

б) по соглашению сторон договора;

в) или иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и договором.

Образец типового договора мудараба приведен в Приложении 1 к настоящему Положению.

§2. Договор мурабаха

20. Сторонами договора мурабаха могут быть ФКУ и клиент, подавший заявку о приобретении для него ФКУ определенного товара.

21. По договору мурабаха ФКУ обязуется от своего имени приобрести предмет договора по заказу клиента и продать последнему в рассрочку.

22. При продаже предмета договора клиенту по договору мурабаха ФКУ должен обладать правом собственности на предмет договора.

23. Право собственности на предмет договора переходит к клиенту после полной оплаты им цены предмета договора, если иное не установлено условиями договора.

24. ФКУ может заключить договор купли-продажи как самостоятельно, так и через агента. В качестве агента ФКУ может назначить клиента, который действует от имени и за счет ФКУ.

25. В случае, когда клиент действует от имени ФКУ в качестве агента, необходимо соблюдать следующие условия:

а) ФКУ должен заплатить продавцу и не вносить цену товара на счет клиента как агента;

б) ФКУ должен взять документальное подтверждение продавца об осуществлении продажи.

ФКУ должен получить товар с территории поставщика или любого другого места, которое было указано в условиях поставки.

Все расходы связанные с доставкой и покупкой товара несет ФКУ. Эти расходы в последующем включаются в стоимость товара.

ФКУ берет на себя ответственность в качестве собственника товара и несет последующие риски, которые могут быть застрахованы. Страховое вознаграждение, которое возникнет до продажи товара клиенту, принадлежит полностью ФКУ.

Расходы по страхованию включаются в цену товара, покупаемого по контракту мурабаха.

26. Все документы и контракты, связанные с куплей-продажей предмета договора, должны быть от имени ФКУ, даже если клиент выступает в качестве агента ФКУ.

27. ФКУ должен получить предмет договора с территории поставщика или любого другого места, которое было указано в условиях поставки.

28. ФКУ может включить в договор мурабаха следующие условия:

- а) ФКУ не несет ответственности за какие-либо дефекты предмета договора, после того как товар перейдет в собственность клиента;
- б) в случае отказа клиента от покупки предмета договора после вступления в действие договора мурабаха, ФКУ вправе продать предмет договора мурабаха третьей стороне, возложив на клиента обязанности по возмещению непокрытых стоимостью проданного товара расходов ФКУ, связанных с приобретением предмета договора.

29. ФКУ не вправе совершать сделки мурабаха:

- а) в отношении драгоценных металлов (золото, серебро и др.) и иностранной валюты;
- б) с оборотным капиталом, где обеспечением активов является дебиторская задолженность;
- в) при рефинансировании сделки.

30. ФКУ может продать предмет договора, если клиент задерживает выплаты более срока, указанного в договоре. Если ФКУ продает предмет договора, то возмещаются те выплаты, которые уже были получены от клиента.

31. В случае если ФКУ получил обеспечение от клиента, то клиент дает распоряжение ФКУ о продаже залога для покрытия задолженности без обращения в суд.

32. Договор мурабаха должен предусматривать цену и порядок оплаты. В договоре мурабаха должно быть предусмотрено условие, что цена продажи предмета договора ФКУ определяется сторонами как сумма цены закупки и согласованной сторонами договора наценки. Наценка может устанавливаться в виде:

- фиксированной единовременно выплачиваемой суммы;
- доли от себестоимости предмета договора.

Существенным условием договора мурабаха является обязательное указание и выделение в цене продажи размера наценки.

33. Договор мурабаха может предусматривать, что оплата цены за предмет договора будет производиться регулярными взносами на краткосрочной или долгосрочной основе. В случае, когда клиент не производит в установленный срок очередной платеж за проданный в рассрочку предмет договора, клиент выплачивает неустойку в размере, определенном сторонами, за каждый день просрочки, которая направляется на благотворительные цели. Клиент должен предъявить ФКУ соответствующие документы о передаче неустойки благотворительной организации по усмотрению самого клиента, а не ФКУ.

34. Договор мурабаха должен предусматривать, что расходы, включаемые в цену предмета договора, покупаемого по договору мурабаха включают:

- расходы по страхованию;
- последующие затраты ФКУ, связанные с приобретением товара, а также расходы на транспортировку, импортные пошлины и другие расходы, связанные с исполнением договора

35. В договоре мурабаха должно быть предусмотрено, что ФКУ в доказательство заключения оговариваемого договора и в обеспечение его исполнения может получить аванс от клиента в счет причитающихся по договору мурабаха платежей.

36. При заключении договора мурабаха следует оговорить все условия, на основе которых будет осуществляться сделка, включая:

- а) условие, что все расходы ФКУ, включая выплаты третьей стороне ФКУ включает в цену продажи. При этом к расходам не могут быть отнесены расходы по выплате заработной платы сотрудникам ФКУ;
- б) цену реализации;
- в) размер наценки - вознаграждения, которое получит ФКУ от данной сделки.

При этом цена реализации или наценка не могут устанавливаться неопределенным образом, например, в зависимости от каких-либо показателей, которые будут известны в будущем. Допускается на стадии заключения договора установление цены реализации и наценки в зависимости от показателей, заранее известных клиенту. Размер наценки не может зависеть от фактора времени .

37. Договор мурабаха может предусматривать право ФКУ потребовать от клиента досрочного погашения в случае необоснованной задержки очередного взноса, при условии предварительного уведомления клиенту о сроках выплаты.

38. Договор мурабаха должен предусматривать право ФКУ в случае просрочки клиентом оплаты за предмет договора на более длительный срок, чем предусмотрено договором, по своему усмотрению:

- а) продать товар третьим лицам с возмещением клиенту полученных от последнего денежных средств в счет частичной оплаты предмета договора, если такие имели место;
- б) не оформлять право собственности клиента на товар до тех пор, пока предмет договора не будет оплачен в полном объеме.

39. Комиссионное вознаграждение и плата за предоставления финансирования по договору мурабаха с клиента не взимаются.

40. Расходы за подготовку документов по договору мурабаха делятся между ФКУ и клиентом, если иное не предусмотрено договором. При этом все расходы сторон должны быть распределены между ними справедливо и с учетом реальных объемов работ, выполненной каждой из сторон.

41. ФКУ может взимать оплату за составление технико-экономического обоснования, если оно составляется по просьбе клиента и для его выгоды и клиент выразил согласие на его оплату.

42. ФКУ в целях обеспечения надлежащего исполнения клиентом обязательства по договору мурабаха должен заключить с клиентом договор о залоге денежных средств или другого вида обеспечения. Денежная сумма, переданная в качестве залога, не может быть инвестирована ФКУ, если договором не предусмотрено иное.

43. По заявлению клиента денежная сумма, переданная в качестве залога, может быть зачислена в счет оплаты товара в соответствии с договором мурабаха.

44. ФКУ обязан вернуть залог после исполнения клиентом своих обязательств по договору мурабаха.

45. ФКУ несет все риски, связанные с повреждением, уничтожением или утерей товара при перевозке или хранении, и они не могут быть покрыты за счет залога.

Образец типового договора мурабаха приведен в Приложении 2 к настоящему Положению.

Приложение 1
к Положению «О минимальных требованиях
к типовым договорам микрофинансовых
организаций и кредитных союзов, заключаемых
в соответствии с исламскими принципами
банковского дела и финансирования».

Договор мудараба (ограниченная/специальная).

№ _____
(образец)

г. Бишкек « ____ » _____ 20_ года

_____ в лице _____
_____, действующего в соответствии с _____
_____, именуемое в даль-
нейшем ФКУ с одной стороны, и _____ в
лице _____, действующего в соответствии с _____
_____, именуемое в дальнейшем «Му-
дариб» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. В соответствии с настоящим договором ФКУ предоставляет Мударibu денежные средства, а Мудариб использует данные средства с применением собственных трудовых ресурсов, и, при необходимости, найма иных организаций с наличием необходимой разрешительной документации, для реализации бизнес-проекта по _____

в целях получения прибыли и ее распределения между Сторонами в соответствии с данным договором.

Мудариб обязуется _____, а также совершить все юридические и фактические действия, связанные с исполнением данного обязательства и находящиеся в его компетенции, и обеспечить _____ не позднее истечения _____ с даты подписания настоящего договора.

1.2. Мудараба по настоящему договору является ограниченной/специальной, в связи с чем Мудариб вправе направить предоставленные денежные средства строго на _____

1.3. Стоимость _____ (бизнес-проекта) определена сторонами в сумме _____ сомов.

1.4. Мудариба по настоящему договору является открытой, в связи с чем ФКУ вправе досрочно получить у Мудариба предоставленные денежные средства по первому требованию в случае нарушения Мударибом условий договора, при этом ФКУ не вправе требовать получение части прибыли.

2. Порядок финансирования.

2.1. ФКУ в соответствии с настоящим договором предоставляет Мударибу денежные средства в сумме _____ сомов.

2.2. Мудариб при участии ФКУ утверждает:

- график осуществления работ по _____, являющийся приложением к настоящему договору;
- график предоставления Сторонами финансирования работ, являющийся приложением 2 к настоящему договору.

ФКУ предоставляет денежные средства траншами, согласно графику финансирования работ, являющемуся приложением 2 к настоящему договору, в пределах сумм, предусмотренных этим графиком. Общая сумма выборки денежных средств, финансируемых ФКУ, не должна превышать сумму, указанную в п. 2.1. настоящего договора.

2.3. ФКУ предоставляет каждый последующий транш только при условии предоставления Мударибом отчета, удовлетворяющего ФКУ, об использовании предыдущего транша.

2.4. ФКУ предоставляет каждый транш Мударибу по его заявке путем перечисления денежных средств на его счет, либо на счет поставщиков и подрядчиков, заключивших договорные отношения с Мударибом. Каждая заявка должна быть предоставлена Мударибом ФКУ как минимум за 3 (три) дня до даты выборки денежных средств, и сумма, указанная в заявке, не может быть больше суммы, определенной в графике выборки денежных средств.

2.5. В случае удорожания _____ (бизнес-проекта) график необходимых для завершения _____ (бизнес-проекта) инвестиций определяется сторонами дополнительным соглашением.

2.6. Перечисление денежных средств на счета Поставщиков, по заявке Мудариба, либо выдача наличными Мударибу считается надлежащим исполнением обязательств ФКУ.

2.7. 100 % (Сто) процентов денежных средств, получаемых в ходе реализации _____ (бизнес-проекта) или после его

завершения, от лиц, приобретающих _____ (результаты бизнес-проекта), должны быть направлены Мударибом на возмещение полученных от ФКУ денежных средств по данному проекту, указанных в пункте 2.1. настоящего договора. Оставшаяся сумма распределяется согласно пунктам 3.1. и 3.2. договора. Перечисление Мударибом указанных в данном пункте сумм ФКУ производится в течение 5 рабочих дней с даты заключения Мударибом договора о реализации _____ (результаты бизнес-проекта).

2.8. В случае если при исполнении п. 2.7. Мударибом была полностью погашена задолженность перед ФКУ, в сумме согласно п. 2.1. с учетом п. 3.3., оставшаяся часть поступающих средств распределяется сторонами в пропорции: _____% ФКУ, _____% Мударибу. Перечисление Мударибом ФКУ указанных в данном пункте сумм производится в течение 5 рабочих дней с даты заключения Мударибом договора о _____ (результата бизнес-проекта).

3. Порядок распределения прибыли и убытков.

3.1. Суммы денежных средств в размере, указанном в п. 2.1., с учетом погашений согласно п. 2.7. и п. 2.8. и удорожания _____ (бизнес-проекта) согласно п. 3.3., от реализации _____ (результатов бизнес-проекта), направляются на погашение задолженности Мудариба перед ФКУ.

3.2. Сумма денежных средств от реализации _____ (результатов бизнес-проекта), указанного в п. 1.2. настоящего договора, оставшаяся после распределения их в соответствии с пунктом 3.1. настоящего договора, распределяются в следующей пропорции:

- а) _____% ФКУ;
- б) _____% Мударибу.

3.3. В случае если произойдет удорожание _____ (бизнес-проекта), указанного в пункте 1.2. настоящего договора, то данное удорожание финансируется в следующем порядке:

- а) _____% суммы, необходимой для завершения _____ (бизнес-проекта), инвестируется ФКУ;
- б) _____% суммы, необходимой для завершения _____ (бизнес-проекта), инвестируется Мударибом.

3.4. В случае удорожания _____ (бизнес-проекта), указанного в пункте 1.2. настоящего договора, по согласованию сторон, дополнительно определяется окончательная сумма в п. 2.1., с соответствующими корректировками п. 3.1. и п. 3.2., с составлением дополнительного соглашения к договору.

3.5. Распределение сумм, подлежащих распределению согласно главы 3., производится в течение 5 дней с даты заключения Мударибом договора о реализации _____ (результатов бизнес-проекта) либо его части в пределах _____.

3.6. В случае если убытки в ходе выполнения договора возникли в результате виновных или неправомерных действий/бездействия Мудариба, данные убытки покрываются за счет Мудариба. При этом ФКУ вправе получить от Мудариба переданную ранее по договору сумму за счет обеспечения (залога), а в случае если ее будет недостаточно, то за счет иного имущества Мудариба.

Отсутствие вины доказывается Мударибом.

4. Права и обязанности ФКУ.

4.1. ФКУ обязан:

(а) предоставить Мударибу оговоренную сумму в порядке, установленном договором (п. 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5.);

(б) производить контроль за расходованием денежных средств, полученных по траншам;

(в) не вмешиваться в текущую деятельность Мудариба по исполнению договора, ограничиваясь общим надзором и консультациями;

(г) согласовывать с Мударибом цену реализации _____ (результатов бизнес-проекта), указанного в п.1.2. При этом Стороны согласились, что указанный в п.1.2. _____ (результат бизнес-проекта) должен быть реализован в течение срока действия настоящего договора по взаимно согласованной сторонами цене, но не менее _____ сомов за единицу товара.

4.2. Права ФКУ:

(а) ФКУ вправе консультировать Мудариба в ходе выполнения им настоящего договора, включая правовые вопросы и вопросы экспертизы строительства с привлечением соответствующих организаций;

(б) ФКУ вправе контролировать ход использования Мударибом полученной суммы;

(в) ФКУ вправе проверять ход выполнения Мударибом настоящего договора, в связи с чем Мудариб предоставляет ФКУ любые отчеты, затребованные последним, как минимум;

(г) ФКУ вправе получать определенные договором суммы в сроки, оговоренные в договоре;

(д) ФКУ вправе досрочно, в случае неисполнения условий настоящего договора, потребовать у Мудариба возврата предоставленной по договору суммы, в том числе за счет залога.

5. Права и обязанности Мудароба.

5.1. Мудароб обязан:

- (а) действовать в соответствии с требованиями договора;
- (б) предпринимать все необходимые усилия, для достижения цели договора – получение максимальной прибыли;
- (в) вести полный контроль за качеством _____ (реализуемого бизнес-проекта) в целях соблюдения необходимых требований стандартов, норм и правил, и т.д., а также за финансовой дисциплиной расходования денежных средств;
- (г) действовать лично (с участием имеющихся у него трудовых ресурсов) в ходе выполнения договора. В случае если для выполнения договора необходимо совершение отдельных действий, не входящих в силу сложившейся практики в сферу деятельности предпринимателя, Мудароб вправе привлечь третьих лиц, имеющих необходимые лицензии и разрешительные документы для проведения работ по настоящему договору;
- (д) действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для выполнения договора и достижения цели, в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными, обычно предъявляемыми требованиями;
- (е) использовать денежные средства, полученные от ФКУ в соответствии с условиями договора. В ходе выполнения договора Мудароб не вправе использовать предоставленные денежные средства на цели, не предусмотренные настоящим договором;
- (ж) вести учет использования полученных от ФКУ и получаемых в процессе выполнения настоящего договора денежных средств (доход), позволяющий в течение действия настоящего договора определять полученную прибыль, подлежащую распределению между сторонами договора. Документально вести учет всех затрат, касающихся исполнения настоящего договора. Ежемесячно до 5 числа предоставлять отчет о доходах и расходах за предыдущий месяц;
- (з) предоставлять отчетность, удовлетворяющую ФКУ, об использовании предыдущего транша, перед получением последующего транша, предусмотренную в п. 2.3. и п. 2.5., настоящего договора;
- (и) Согласовывать с ФКУ цену реализации _____ (результатов бизнес-проекта), указанного в п.1.2.;
- (к) не расторгать настоящий договор до полного его исполнения;
- (л) уведомлять ФКУ в течение 3 рабочих дней о реализации _____ (результатов бизнес-проекта).

5.2. Мудариб вправе:

(а) самостоятельно, без участия ФКУ, вести предпринимательскую деятельность в ходе выполнения договора, тем не менее, Мудариб обязан консультироваться с ФКУ в целях эффективного выполнения договора;

(б) получить вознаграждение за выполнение настоящего договора, согласно п. 3.2.

6. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору.

6.1. В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, Мудариб обязуется предоставить ФКУ в залог _____ (далее по тексту – «заложенное имущество») или «предмет залога»).

6.2. Мудариб, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательство по настоящему договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

6.3. В случае если убытки в ходе выполнения договора возникли в результате виновных или неправомерных действий/бездействия Мудариба, данные убытки покрываются за счет Мудариба. При этом ФКУ вправе получить от Мудариба переданную ранее по договору сумму за счет обеспечения, а в случае если ее будет недостаточно, то за счет иного имущества Мудариба.

Отсутствие вины доказывается Мударибом.

7. Нарушение обязательств и ответственность.

7.1. Считается, что Мудариб нарушил свои обязательства по данному договору, в том числе, если нарушены подпункты, предусмотренные в п. 5.1. настоящего договора.

7.2. В случае, когда Мудариб нарушает сроки платежей, указанных в договоре, Мудариб выплачивает неустойку в размере _____% от суммы задолженности за каждый день просрочки, которая направляется на счет благотворительного фонда в адрес благотворительной общественной организации, указанного ФКУ или по усмотрению клиента.

8. Прекращение обязательств по договору.

8.1. Порядок прекращения договора по инициативе одной из сторон.

Каждая из сторон договора может прекратить его в одностороннем порядке, уведомив другую сторону за 10 дней до фактического расторжения, за исключением следующих случаев:

(а) когда Мудариб приступил к выполнению договора и уже использует средства в ходе предпринимательской деятельности;

(б) если Стороны определили срок, в течение которого договор будет действовать.

8.2. Иные основания для прекращения обязательства:

(а) ненадлежащее исполнение договора;

(б) соглашение сторон;

(в) в случае, когда Мудариб понес убытки в размере предоставленной ему суммы, и ФКУ в полном объеме возместил переданную ранее сумму за счет обеспечения Мударива, если убытки возникли по вине Мударива или его неправомерных действий/бездействий.

9. Срок договора и порядок его расторжения.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие после реализации _____ (результатов бизнес-проекта), указанного в п. 1.2. настоящего договора, и перечисления ФКУ полученных от реализации денежных средств, либо по согласованию сторон, оформленном в должном письменном виде в виде дополнительного соглашения.

Реализация _____ (бизнес-проекта), указанного в пункте 1.2. настоящего договора, должна быть осуществлена в период, не превышающий ____ месяцев с даты завершения _____ (бизнес-проекта).

9.2. Неспособность ФКУ осуществлять или отстаивать любое из своих прав по настоящему договору или задержка в их осуществлении или неспособность осуществлять судебную защиту, которое ФКУ может использовать против Мударива, или задержка в осуществлении или отстаивании своих прав не наносят ущерба такому праву или средству судебной защиты, не должно быть истолковано как отказ от отстаивания любого из своих прав.

10. Непредвиденные обстоятельства (Форс-мажор).

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения или несвоевременного выполнения каких-либо обязательств по договору и не вправе требовать возмещения понесенных убытков либо компенсации за неполученные доходы, если указанное невыполнение или несвоевременное выполнение обусловлены обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), наличие которых письменно подтверждается уполномоченным на то государственным или административным органом.

В случае невозможности получения такого подтверждения бремя доказывать наступления форс-мажорных обстоятельств возлагается на нарушившую Сторону.

10.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, бури, пожары и иные природные либо технические катастрофы), эпидемии, военные действия, диверсии.

В этих случаях Сторона, не выполнившая или несвоевременно выполнившая какие-либо обязательства по Договору, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств и об их последствиях (с направлением другой Стороне извещения и иной информации относительно форс-мажорных обстоятельств) и принять все возможные меры с целью максимального ограничения любых отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами.

10.3. В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону об этом в 10-тидневный срок, исчисляемый со дня наступления таковых обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на форс-мажор, за исключением случаев, если сами эти обстоятельства не позволят оповестить другую Сторону в указанные сроки.

10.4. Если форс-мажорные обстоятельства имеют такой характер, что целям Сторон, обусловившим заключение ими договор, наносится существенный и непоправимый ущерб или исполнение обязательств какой-либо из Сторон по договору становится чрезвычайно затруднительным в течение более 6 (шести) месяцев подряд, Стороны в течение одного месяца после наступления указанных обстоятельств или шестимесячного неисполнения обязательств одной из Сторон, вызванного этими обстоятельствами, должны принять совместное решение о дальнейшей судьбе договора.

11. Регулирующее законодательство и урегулирование споров.

11.1. Настоящий договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

11.2. Любое разногласие, которое может возникнуть между сторонами настоящего договора, и любую претензию, предъявленную одной стороной другой стороне, возникающую из настоящего договора, которая не была урегулирована путем соглашения сторон, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

12. Уведомления.

12.1. Настоящий договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, один для нотариальной конторы и по одному для каждой из сторон. Все подписанные обеими сторонами экземпляры текста настоящего договора имеют одинаковую юридическую силу.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений в письменной форме, и должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон.

12.3. Любое уведомление или запрос, которые требуется дать или сделать по настоящему договору каждой стороне, должны быть в письменном

виде. Любое уведомление или запрос считаются врученными или сделанными надлежащим образом, когда их доставляют из рук в руки, отправляют по почте или другими средствами связи (телефакс, электронная почта и т.д) на адрес, указанный в пункте 12.6, или на такой адрес, который адресат указал в уведомлении, направленном стороне, направляющей такое уведомление или делающей такой запрос.

12.4. Настоящим Стороны подтверждают, что с условиями настоящего договора ознакомлены и согласны.

12.5. Для достижения целей, указанных в вышеприведенной Статье 12.4, стороны представили следующие свои адреса:

ФКУ:

Председатель Правления
(или получивший доверенность)

(подпись, печать)

Мудариб:

Паспорт: _____

выдан _____ МВД _____

Свидетельство о регистрации
частного предпринимателя рег

№ _____, ОКПО _____

Проживающая по адресу

(подпись, печать)

Приложение 2
к Положению «О минимальных требованиях
к типовым договорам микрофинансовых
организаций и кредитных союзов, заключаемых
в соответствии с исламскими принципами
банковского дела и финансирования».

Договор мурабаха
(образец)

г. Бишкек « ____ » _____ 20 ____ года

_____ в лице _____
_____, действующего в соответствии с _____
_____, именуемое в дальнейшем
ФКУ с одной стороны, и _____ в лице _____
_____, действующего в соответствии с _____
_____, именуемое в дальнейшем «Клиент» с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», ввиду того, что

Клиент обратился в ФКУ с заявкой на получение финансирования по исламским принципам путем приобретения ФКУ по заказу Клиента для него у

(продавец товара)
следующего товара:

(наименование товара)

(количество товара)

(иные характеристики товара)

(далее по тексту – «Товар») и последующей продаже ФКУ данного Товара Клиенту по договору мурабаха, и поскольку Стороны произвели предварительный обмен письмами, в ходе которого Клиент предложил ФКУ купить Товар в целях последующей продажи ФКУ данного Товара Клиенту по договору мурабаха и дал ФКУ обещание купить у ФКУ данный Товар, по договору мурабаха, а ФКУ принял данное предложение и обязался купить по заказу Клиента для него Товар после чего продать данный Товар Клиенту по договору мурабаха, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ФКУ в порядке и на условиях настоящего договора продает, а Клиент покупает в рассрочку Товар за цену продажи Товара, указанную в п. 5 настоящего договора. При этом ФКУ оставляет за собой право проверять финансовое положение Клиента до момента полной оплаты цены продажи Товара.

2. Отчуждаемый Товар принадлежит ФКУ на праве собственности, до настоящего времени никому не продан, не подарен, не заложен, не сдан в аренду, не передан в безвозмездное пользование, в споре, под запрещением (арестом) не состоит и свободен от прав третьих лиц.

3. Отчуждаемый Товар передается ФКУ Клиенту по акту приема-передачи в течение ____ дней с момента _____.

С момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара риск случайной гибели или повреждения Товара, а также все риски, связанные с сохранностью и содержанием Товара, переходят на Клиента, с этого момента ФКУ не несет ответственности за состояние и сохранность Товара.

4. Подписанием акта приема-передачи Товара Клиент выражает свое согласие с качеством и состоянием приобретаемого Товара. В случае не подписания Клиентом акта приема-передачи Товара, ФКУ вправе отказать от исполнения настоящего договора, расторгнуть его в одностороннем порядке, после чего продать Товар третьим лицам и обратиться взыскание на заложенное имущество в определенном в соответствии с договором о залоге порядке.

5. Соглашением Сторон цена продажи Товара определена в размере _____ сомов, из которых:

- а) _____ сомов – цена закупки ФКУ отчуждаемого Товара,
- б) _____ сомов – сумма оплаченных ФКУ пошлин, налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики,

в) _____ сомов – сумма расходов ФКУ, понесенных в связи приобретением ФКУ Товара и заключением настоящего договора,

г) _____ сомов – сумма наценки.

6. Выплата Клиентом ФКУ цены продажи Товара производится в рассрочку, в течение _____ месяцев с момента подписания Сторонами настоящего договора, регулярными взносами согласно прилагаемому к договору графику платежей. Клиент ежемесячно вносит платежи по настоящему договору в соответствии с графиком платежей в кассу ФКУ наличными или перечислением на счет ФКУ. При этом окончательный расчет производится не позднее « ____ » _____ 20__ г.

7. С момента проведения окончательного расчета Стороны не будут иметь претензий друг к другу. При этом Стороны уведомлены о том, что в случае спора между Сторонами указанная в настоящем договоре цена продажи Товара является исходной.

8. Надлежащее исполнение обязательств Клиента по настоящему договору обеспечивается договором о залоге № _____ от _____, заключаемым между Сторонами настоящего договора и _____ (далее по тексту – «договор о залоге»).

9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом предусмотренных настоящим договором обязательств, ФКУ вправе обратиться взыскание на заложенное имущество в определенном в соответствии с договором о залоге порядке.

10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Право собственности на Товар переходит от ФКУ Клиенту с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

11. В случае, когда Клиент не производит в установленный графиком платежей срок очередной платеж за проданный в рассрочку Товар, Клиент выплачивает неустойку в размере _____% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы финансирования, которая направляется на счет благотворительного фонда в адрес благотворительной общественной организации, указанного ФКУ или по усмотрению клиента.

12. Содержание настоящего договора Сторонам разъяснено, со всеми условиями настоящего договора Стороны ознакомлены и согласны.

13. Стороны подтверждают, что они владеют языком, на котором подготовлен для подписания настоящий договор, не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, препятствующими понимать существо настоящего договора, а также об отсутствии обстоятельств, вынуждающих их совершать сделку на крайне невыгодных для себя условиях.

14. Все расходы, связанные с заключением настоящего договора несет

15. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на _____ языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

Подписи:

1. _____

2. _____

**Постановление Правления Национального Банка
Кыргызской Республики № 39\10 от 23 октября 2013г.**

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 2 марта 2006
года №5/7 «Об утверждении Положения «О лицензировании
деятельности банков», зарегистрированное в Министерстве
юстиции Кыргызской Республики от 7 апреля 2006 года № 34-06**

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить изменения и дополнения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 2 марта 2006 года №5/7 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности банков», зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 7 апреля 2006 года № 34-06 (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней после официального опубликования.
3. Юридическому Управлению:
 - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 - после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Чокоева З.Л.

Председатель

Асанкожоева З.М.

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка Кыргызской Республики
№ _____ от « ____ » _____ 2013г.

Изменения и дополнения
в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики
от 2 марта 2006 года №5/7 «Об утверждении Положения «О лицензировании
деятельности банков», зарегистрированное в Министерстве юстиции
Кыргызской Республики от 7 апреля 2006 года № 34-06.

Внести в Положение «О лицензировании деятельности банков», утвержденного постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 2 марта 2006 года № 5/7 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности банков», зарегистрированное в Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 7 апреля 2006 года № 34-06 следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:

«Учредители (акционеры) банка, как при первоначальном формировании уставного капитала, так и при последующем увеличении его размера, обязаны вносить средства в уставный капитал только в безналичной форме, путем перечисления с банковских счетов, за исключением случаев увеличения уставного капитала за счет дивидендов банка.

Внесение денежных средств, направляемых в уставный капитал, как при его первоначальном формировании, так и при последующем его увеличении, любыми другими лицами за учредителей (акционеров) запрещается.

В случае, если средства учредителя (акционера), включая средства, полученные им в рамках договора займа, кредита или приравненные к ним средства, перечисляются в Кыргызскую Республику из иностранных банков, то такие банки (за исключением материнских банков, осуществляющих капитализацию дочерних банков, расположенных на территории Кыргызской Республики) должны иметь долгосрочный кредитный рейтинг не ниже категории «BBB», присвоенный рейтинговым агентством «Standard & Poor's» (США) или долгосрочный кредитный рейтинг не ниже категории «Ваа» по Moody's Investors Service (США) или долгосрочный кредитный рейтинг не ниже категории «BBB» по Fitch-IBCA (США) или равнозначный кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговыми агентствами: Capital Intelligence, Japan Credit Rating

Agency (JCR), Dominion Bond Rating Service (DBRS), Rating & Investment Information (R&I) или равнозначный кредитный рейтинг, присвоенный национальными рейтинговыми агентствами, получившие аккредитацию в уполномоченных органах страны банка - отправителя и рейтинг которых признается центральным (национальным) банком страны банка – отправителя.

Для целей настоящего пункта:

1) Под иностранными банками подразумеваются исключительно банки - отправители. Под данное определение не подпадают банки-корреспонденты (транзитные банки, банки-посредники).

2) В договоре займа должно быть указано, что заемные средства предназначены только для покупки акций банка.».